

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы**

**БАНК СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ  
ТЕҢДЕҢЦИЯЛАРЫ**

---

**2004-ЖЫЛДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫ (6)**

---

**БИШКЕК, 2005-ЖЫЛ**

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

Төрайымы: Омурзакова Г.М.  
Кеңештин мүчөлөрү: Цыплакова Л.Н.  
Алыбаева С.К.  
Еремеева Е.А.  
Лайлиева М.Д.  
Ли А.Ч  
Садыкова Н.О.  
Сулайманов А.А.

Жооптуу катчы: Джапарова Ч.А.

Бул басылманы даярдоодо негизги аткаруучулар болуп, төмөндөгү кызматкерлер саналат:  
Джапарова Ч. (1,2-бөлүктөр), Давлесов А. (3-бөлүк), Тетевина И. (4-бөлүк), Броницкая Г. (4,2-бөлүк),  
Бутабаев Р. (5-бөлүк), Койчуева М. (6-бөлүк), Сабитова С. (7-бөлүк).

Уюштуруучусу: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинде каттоодон өткөн. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жөнүндөгү 2002-жылдын 18-сентябриндагы №783-кубөлүккө ээ.

©Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы, 2005-жыл.

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз, кайрадан басылып чыгарылууга жана кайсыл формада болбосун таркатылууга тийиш эмес. Басылманы көчүрүп басууда жана которууда "Банк системасынын өнүгүү тенденциялары" басылмасына милдеттүү түрдө таянуу зарыл.

ЖЧК "Кыргыз Республикасынын банк кабарчысы" басма борборунда басылып чыгарылат.

720071, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Биология институтунун имараты, 3-кабат 354, 355-бөлмөлөр.

Телефону (312) 657693, 243801

Факсы (312) 657693

350 нускада чыгарылат.

### **Банк системасынын өнүгүү тенденциялары**

Кыргызстандын банк системасынын өнүгүшүнө финанссылык ортомчу катары, иликтөөлөрдү жүргүзүү жана ага баа берүү, турукташууга жетишүүдө жана аны колдоп туроуда орун алган тоскоолдуктарды, ошондой эле Кыргызстандын банк системасынын турукташуусунун составдык элементтерине баа берүү "Банк системасынын өнүгүү тенденциялары" басылмасынын максаты болуп саналат. Басылма 1-январга жана 1-июлга карата абал боюнча кыргыз, орус жана английсиз турат.

Маалыматтарды жаңыртуунун акыркы күнү: 2005-жылдын 3-июну

Басылмасынын мазмунуна байланыштуу маселелер боюнча:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын

Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо Башкармалыгына

Бишкек шаары, Т.Уметалиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча,

(996 3312) 652 456 телефону,

(996312) 653344 факсы аркылуу кайрылсаныздар болот.

Электрондук почта:[cjaparova@nbkr.kg](mailto:cjaparova@nbkr.kg)

## **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын басылмалары**

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету**

Жылдык отчет Улуттук банктын жыл ичиндеги бүткөргөн иши жөнүндө толук отчету болуп саналат. Ал экономиканын реалдуу секторунун иштеп турушунун өзгөрүшүнүн жыйынтыктарынын кыскача мүнөздөмөсүн, ошондой эле акчакредит чөйрөсүндөгү Улуттук банктын чечимдерин жана аракеттерин чагылдырат. Өзүнө: экономикалык өнүгүү жана акчакредит саясаты жөнүндө маалыматты, финанссылык отчеттуу, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана английсиз тилдеринде басылыш чыгарылат.

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени**

Улуттук банктын бюллетени Кыргыз Республикасынын реалдуу сектор, финанссылык жана тышкы экономикалык сектор, ошондой эле мамлекеттик финансы боюнча макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн камтыйт. Бюллетенди даярдоодо Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетинин, Финансы министрилигинин, коммерциялык банктардын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баалуу кагаздар боюнча Мамлекеттик комиссиянын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын материалдары пайдаланылат. Ай сайын кыргыз, орус жана английсиз тилдеринде жарык көрөт.

### **Кыргыз Республикасынын төлөө балансы**

Бул басылмада Кыргыз Республикасынын тышкы секторунун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылган жана төлөө балансынын аналитикалык жана нейтралдуу формасы, тышкы сооданын түзүмү, эларалык камдар, тышкы карыз, ошондой эле эларалык инвестициялык позициясы боюнча маалыматтар менен табликалар камтыйлат. Басылма чейрек сайын - январь, май, июль жана октябрь айларында жарыяланып турат.

### **Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама**

Баяндама республикадагы жана анын региондорундагы керектөө бааларынын динамикасынын сүрөттөлүп жазылышын, инфляциянын негизги факторлорунун анализденишин, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредиттик саясат жаатындагы чечимдери жөнүндө маалыматты камтыйт жана келерки чейрекке инфляциялык болжолдоорду көлтиреет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана английсиз тилдеринде жарыяланат.

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи**

Улуттук банктын пресс-релизи Улуттук банкта жана банк тутумунда болуп өткөн окуялар түрмөгүн, финанссырыногу боюнча ылчам маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары**

Бул басылма Кыргыз Республикасын банктык мыйзамдарын түзүүчү ченемдик документтер менен коммерциялык банктарды жана коомчулукту камсыз кылуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жыроялоону билдирет. Журнал айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылат.

Бардык басылмалар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын буйругу менен бекитилген тизмеге ылайык таркатылат жана <http://www.nbkr.kg> дареги боюнча web-сайтка жайгаштырылат.

**МАЗМУНУ**

<b>КИРИШҮҮ</b> .....	5
<b>I. ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК СИСТЕМАНЫН АБАЛЫ</b> .....	6
<b>II. БАНК ТУТУМУНУН АБАЛЫ</b> .....	8
2.1. Банк тутумунун түзүмү .....	8
2.2. Тобокелдиктер .....	12
2.2.1. Кредиттик тобокелдик .....	12
2.2.2. Ликвиддүлүк тобокелдиги .....	13
2.2.3. Концентрациялануу тобокелдиги .....	14
2.3. Капиталдын шайкештиги (адекваттуулугу) .....	16
2.4. Финансылык натыйжалар .....	17
2.4.1. Кирешелүүлүк .....	17
2.4.2. Накта пайда .....	18
2.4.3. Натыйжалуулук .....	18
<b>III. БАНКТЫК ЭМЕС ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК МЕКЕМЕЛЕР</b> .....	20
3.1. Кредиттик портфелдин түзүмү .....	21
3.2. Кредиттик портфелдин динамикасы .....	22
3.3. Негизги тобокелдиктер .....	23
<b>IV. ТӨЛӨӨ СИСТЕМИ</b> .....	25
4.1. Банктык тарифтер жана кызмат көрсөтүүлөр .....	25
4.2. Нак жана нак эмес акча жүгүртүүлөрү .....	26
<b>V. РЕАЛДУУ СЕКТОРДУН АБАЛЫ</b> .....	34
5.1.Үй чарбасы .....	34
5.1.1. Финансы-кредиттик мекемелердин алдындагы милдеттенмелер .....	34
5.1.2. Калктын жыйымдары .....	35
5.2. Корпоративдик сектор .....	36
5.2.1. Финансы-кредиттик мекемелердин алдындагы милдеттенмелер .....	36
5.2.2. Дебитордук жана кредитордук карыздардын абалы .....	37
5.2.3. Финансылык натыйжалар .....	38
<b>VI. ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ</b> .....	39
<b>VII. АТАЙЫН КАРАЛУУЧУ МАСЕЛЕЛЕР</b> .....	44

## КИРИШҮҮ

2004-жылдын экинчи жарымында Кыргызстандын банк тутуму реалдуу секторду кредиттөөнү көбөйтүүнү уланткан. Мында, ликвиддүүлүктүн олуттуу за-пасы коммерциялык банктардын финанссылык ортомчулукту андан ары кенейтүү үчүн кошумча потенциалдарынын бар экендигин ырастап турат.

Финансы-кредиттик системанын кредиттик портфелинин сапаттык мүнөздөмөсүнүн айрым бир дурус жактары жана экономиканын тармактарын кредиттөөнүн наркынын жалпы төмөндөөсү байкалган. Узак мөөнөттүү кредиттердин өсүшү, ошондой эле банктардын ипотекалык кредиттөө тармагындагы жана курулуштарды кредиттөөдөгү жигердүүлүгү байкалууда, бул корпоративдик сектордун ишинин жалпы алгандагы финанссылык жыйынтыктарынын жакшырып жаткандыгынын айкалышуусунда экономиканын мындан ары да стабилдешүүсү катары каралат.

Банктардын улуттук валютадагы ресурстарды тартуудагы активдүүлүктөрүнүн өсүүсүнүн натыйжасында, депозиттер рыногундагы концентрациялануу тобокелдигинин айрым бир төмөндөөсү болуп өткөн.

Банк тутумунун активдерди жана капиталды пайдалануу көз карашынан алгандагы натыйжалуулугу жакшырып жаткандыгы уланууда, натыйжада банк бизнесинин негизги иштерден тапкан кирешелүүлүгүнүн өсүшү да байкалууда.

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин (БЭФКМ) кредиттик портфелинин, БЭФКМдин кредиттик портфелинин сапатынын айрым бир начарлоосу жана активдерди пайдалануудагы натыйжалуулугунун төмөндөп жаткандыгы белгиленип жатса дагы, өсүшү уланууда. БЭФКМдин кредиттери негизинен, айылчарба жана соода долбоорлорун каржылоого багытталат, алардын негизги концентрациялануу тобокелдиги дагы мына ушуга байланыштуу.

Үй чарбачылыгы секторунун анык акча кирешелеринин номиналдык мааниде сияктуу эле, реалдуу мааниде дагы өсүшү белгilenүүдө, бул банк тутуму үчүн ресурстар рыногунда белгилүү бир потенциалдын бар экендигин ырастай алат.

Жүгүртүүдө акчалардын өсүшү экономиканын нак акчаларга карата анык муктаждыгы менен шартталган жана нак акчаларга карата суроо-талаптын жогорулагандыгын чагылдырат.

Ошентип, коммерциялык банктардын капиталдык базаларынын бекемделүүсү, финансы-кредиттик системанын кредиттик портфелинин олуттуу өсүшү, улуттук жана четөлкө валютасында жайгаштырылган активдер боюнча пайыздык чендердин төмөндөөсү, банктык жана төлөө кызмат көрсөтүүлөрүнүн чөйрөсүнүн кеңейиши жана сапатынын жакшырышы, ошондой эле банк бизнесинин майна туулугунун жогорулоосу өлкөдө макроэкономикалык жагдайдын андан ары стабилдешүүсүнүн факторлору болуп саналат.


## I. ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК СИСТЕМАНЫН АБАЛЫ

Финансы-кредиттик системанын<sup>1</sup> чогуу алгандағы кредиттик портфели 2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча 9585, 7 млн. сомду түзгөн (анын түзүмү 1.1-графикте көлтирилген). Банк тутуму өзүнүн үстөмдүк кылуу абалын акырындык менен бекемдөөнү улантып жаткандыгын жана 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында анын финансы-кредиттик системасынын чогуу алгандағы кредиттик портфелинин түзүмүндөгү үлүшү 53,9 пайыздан 60,6 пайызга чейин өскөндүгүн белгилеп кетүү зарыл. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин (БЭФКМ) үлүшүнүн айрым бир кысқаруусу белгilenүүдө, мында банкrot банктардын кредиттик портфелинин үлүшү төмөндөөнү улантууда.


2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында финансы-кредиттик системанын финанссылык ортомчулугунун көрсөткүчүнүн жалпысынан 8,8 пайыздан 10,2 пайызга чейин (1.2-графикти караңыз) өсүшү белгilenген, мында финансы-кредиттик системанын финанссылык ортомчулук деңгээлинин белгilenген өсүшү банк тутумунун кредиттик портфелинин өсүшү менен гана байланыштуу, ошол эле учурда банкrot банктардын кредиттик портфели жана банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелердин финанссылык ортомчулугунун көрсөткүчү 2004-жылдын экинчи жарымында өзгөрүүсүз калган.

Кредиттик портфелдин сапатын потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун толтурууга карата резервдердин көлөмүнүн (РППУ) банк тутумунун жана БЭФКМдин<sup>2</sup> кредиттик портфелдерине карата катышы аркылуу мүнөздөө менен банк тутумунун сыйктуу эле, БЭФКМдин дагы деңгээлинин олуттуу төмөндөшүн байкоого болот, бул банкrot банктардын кредиттерин төлөөнү эске алуу менен финанссы-кредиттик системанын бүтүндөй кредиттик портфелинин жакшырып жаткандыгын айгинелей алат (1.3-графикти караңыз).

**1.1-график. Чогуу алгандағы кредиттик портфелдин (КП) түзүмү, %**



**1.2-график. Финансы-кредиттик системанын (ФКС) кредиттик портфелинин (КП) ИДПга карата озгоруудин динамикасы пайыздар менен**




<sup>1</sup> Финансы-кредиттик система катары, иштеп жатышкан коммерциялык банктар, банкrottолуу процессинде турган коммерциялык банктар жана Улуттук банктан лицензия альшкан банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелер каралат. Андан ары, финанссы-кредиттик системанын калган секторлору боюнча маалыматтарды алуу менен анализдөө объектиси көнөйт.

<sup>2</sup> Бул учурда БЭФКМдин бардык категориялары боюнча РППУнун маалыматтарынын жоктугуну байланыштуу, БЭФКМдин кредиттик портфелинин сапатын мүнөздөө катары, КАФК менен Финансы компаниясынын РППУ боюнча маалыматы көлтирилген.

**1.3-график. Банк тутумунун жана  
БЭФКМнын кредиттік портфелиндеғи  
атайын РППУнун деңгээли**



**1.4-графиги. Ар кандай ФКМнын  
кредиттері бойонча орточо салмактанып  
алынган пайыздык чендердин  
"таркалыши", %\*)**



1.4.-графикте пайдаланылган кыскартуулар: КБ, ул вал.- коммерциялык банктар, улуттук валюта, КБ, чет вал.-коммерциялык банктар, чет төлкө валютасы, КС-кредиттік союздар, МФУ- микрофинансылык уюмдар, КАФК-Кыргыз айылчарба финанссы корпорациясы.

1.4- графикте коммерциялык банктар (улуттук жана чет өлкө валютасында) жана банктык эмес финанссы-кредиттік мекемелер<sup>3</sup> тарабынан берилген кредиттер бойонча "роза" деп аталаучу орточо салмактанып алынган пайыздык чендер келтирилген, бул белгилүү бир даражада кредиттік ресурстардын наркынын өзгөрүү деңгээлине жана багытына баа берүүгө мүмкүндүк берет. Финанссы-кредиттік мекемелердин бардык анализденип жаткан түрлөрү бойонча орточо салмактанып алынган пайыздык ченинин каралыш жаткан "розасынын" белгилүү бир "тарышы" белгиленүүдө.

Ошентип, Кыргызстандын финанссы-кредиттік системасынын абалы учурдагы мезгилде төмөндөгүдөй мүнөздөлүүдө:

- коммерциялык банктардын экономиканы кредиттөөдө финанссылык ортомчулугунун көрсөткүчүнүн өсүшүнүн уланышы жана ролунун жогорулоосу менен;
- финанссы-кредиттік системанын кредиттік портфелинин сапаттык мүнөздөмөсүнүн жакшырыши менен;
- финанссы-кредиттік системада кредиттөөнүн наркынын жалпы төмөндөөсү менен.

<sup>3</sup> 1.4-графигингинде ломбарддардын кредиттери бойонча орточо салмактанып алынган чендер чагылдырылган эмес. Ломбарддагы кредиттер 2004-жылдын 1-январына карата абал бойонча орточо салмактанып алынган ченде 164,0%, 2005-жылдын 1-апрелине карата абал бойонча 162% берилген.

## II. БАНК ТУТУМУНУН АБАЛЫ

### 2.1. Банк тутумунун түзүмү

Кыргызстандын банк тутуму 2004-жылдын экинчи жарымында 19 коммерциялык банктан (Эсептешүү-Сактык компаниясын жана Пакистан Улуттук банкынын филиалын кошо алганда) турган. Алардын ичинен 14 банктын капиталында четөлкөлүктөр катышкан болсо, 9 банкта четөлкөлүк катышуучулар 50 пайыздан көбүрөөкту түзгөн.

Финансылык ортомчулук көрсөткүчтөрүнүн динамикасы банк тутуму өлкөнүн экономикасына өзүнүн катышуусун ақырындык менен көбөйтүүнү улантып жаткандыгын күбөлөйт (2.1.1-графикти караңыз). Эгерде, финанссылык ортомчулуктун активдерге тиешелүү өлчөмү 2002-жылдын 1-январына карата абал боюнча 6,8 пайызды түзсө, бул көрсөткүч 2,5 эседен көбүрөөккө өсүштү көрсөтүү менен 2004-жылдын ақырына карата 18,6 пайызга чейин өскөн. Финансылык ортомчулуктун кредиттерге карата көрсөткүчү бул мезгил ичинде 1,9 пайыздан 6,2 пайызга чейин, депозиттерге тиешелүү -- 3,4 пайыздан 11,8 пайызга чейин өскөн.


Мында, 2004-жылдын экинчи жарымында финанссылык ортомчулуктун көрсөткүчүнүн кредиттерге карата өсүш арьмы 36,2 пайыздан 30,7 пайызга чейин төмөндөсө, ошол эле учурда финанссылык ортомчулуктун активдерге тиешелүү өсүш арьмы, тескерисинче, 4,0 пайыздан 30,7 пайызга чейин өскөн (2.1.1-а графиктин караңыз). Натыйжада, 2004-жылдын экинчи жарымында финанссылык ортомчулуктун өсүшүнүн фактору болуп, банк тутумунун акча активдеринин жана баалуу кагаздар портфелинин алдыга озуу менен өсүшү саналат<sup>4</sup>.

Банк тутумунун түзүмүн (2.1.2-график) ири, орто жана чакан банктардын<sup>5</sup> тобу тарабынан ээлэнген рыноктун сегментинин көз карашынан анализдөөдө, 2004-жылдын экинчи жарымында орто банктардын рыноктук үлүшү (30 пайыздан 11 пайызга чейин) олуттуу төмөндөгөндүгүн, ири банктардын рыноктук үлүшү (57 пайыздан 73 пайызга чейин) көбөйгөндүгү жана чакан банктардын рынок-


#### 2.1.1-график. Активдердин, кредиттердин жана депозиттердин ИДПГа карата пайыз менен өзгөрүү динамикасы



#### 2.1.1-а график. Финанссылык ортомчулуктун осүш арьмынын динамикасы




#### 2.1.2-график. Банк тутумунун түзүмүнүн өзгөрүүсү




<sup>4</sup> Банк тутумунун активдеринин түзүмүн анализдөө "2.2.2. Финанссылык операциялар тобокелдиги" бөлүгүндө кенири каралган.

<sup>5</sup> Ушул басылмадагы анализ берүүлөрдүн максаты үчүн "ири" банктар катары, банк рыногундагы үлүшү 10 пайыздан ашкан (суммардык активдердеги, пассивдердеги, кредиттердеги жана депозиттердеги орточо үлүш), "орто" банктар - 5 пайыздан 10 пайызга чейин жана "чакан" банктар 5 пайыздан азыраак банктар түшүндүрүлөт.

**2.1.3а графиги. Банк тутуму боюнча активдерди пайдалануунун салыштырмалуу натыйжалуулугу**



**2.1.3б графиги. Банк тутуму боюнча капиталды пайдалануунун салыштырмалуу натыйжалуулугу**



**2.1.4-график. Банк тутумунун депозиттеринин валюталардың түрлору боюнча түзүмүнүн өзгөрүүсү**



тук үлүшүнүн (13 пайыздан 16 пайызга чейин) бир аз өскөндүгүн көрсөтүүдө. Бардык чыгым тартып жаткан банктар чакан банктар тобунда экендигин, мында активди дагы, капиталды дагы эффективдүү пайдалануунун олуттуу мааниси чакан банктар тобундагы банктарга таандык экендигин белгилеп кетүү зарыл. Республиканын банктык кызмат көрсөтүү рыногундагы орчундуу үлүштү иштеп жаткан банктардын ичинен ээлеген бир банк, аны өзүнүн активдерди сыйктуу эле, капиталын пайдалануунун эң төмөнкү майнаптуулугуна ээ болуу менен өзүнүн акча активдерин көбөйтүүнүн натыйжасында гана ээлейт. (2.1.3-а, б-графигин караңыз).

Банк тутумунун финанссылык ортомчулугун мунездөө үчүн финанссылык ортомчулуктун составдык элементтери-депозиттик базанын, банк тутумуна активдерди жайгаштыруунун багыттарынын түптөлүшү тенденциялары каралган.

2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында депозиттик базанын<sup>6</sup> 141,5 пайызды түзгөн өсүшү уланган, мында финанссылык ортомчулуктун өлчөмү депозиттик база көзкарашынан алыш караганда, 9,0 пайыздан 11,8 пайызга чейин өскөн. Депозиттердин олуттуу бөлүгүн юридикалык жактардын депозиттери (74,6 пайыз) жана четөлкө валютасындагы депозиттер (70,7 пайыз) түзгөн (2.1.4- графикти караңыз).

Мында, четөлкө валютасындагы депозиттердин олуттуу үлүшүнө байланыштуу коммерциялык банктардын ишине тышкы факторлордун таасир этүүсүнүн бир аз кооптуу жагы сакталып жаткандыгын белгилеп кетүүгө болот.

Банк тутумунун кредиттик портфелинин 2004-жылдын экинчи жарымында 39,3 пайызга өскөндүгүн белгилөөгө болот. Узак мөөнөттүү кредиттердин өскөндүгү белгиленген: 2004-жылдын экинчи жарымында алардын үлүшү 25,4 пайыздан 27,5 пайызга чейин өскөн, бул экономикадагы айрым бир стабилдешүү жөнүндө күбөлөөчү факторлордун бири катары карапышы мүмкүн. Олуттуу салыштырмалуу салмакты кыска мөөнөттүү кредиттердин (72,5 пайыз), алардын үлүшүнүн айрым бир кыскаруусунда, ээлеп жаткандыгы дагы деле уланууда (2.1.5-графикти караңыз).

<sup>6</sup> Аналит иштеп жатышкан коммерциялык банктардын маалыматтарына таянган.

Четөлкө валютасындағы кредиттердин өсүшүү банк турумунун кредиттик портфелинин "долларларшуусунун" өсүшүнө алыш келген, ал 2004-жылдын экинчи жарымында 63,6 пайыздан 70,3 пайызга чейин өскөн, бул 2000-жылдан берки мезгил ичинде кыйла олуттуу болуп саналат.


Ортомчулуктун наркына баа берүү үчүн кредиттер боюнча пайыздык чендердин вариациялануу коэффициенти, кредиттер боюнча орточо жана орточо салмактанып алышкан пайыздык чендер сыйктуу мүнөздөмөлөр каралды.

Алыш көрсөк, позитивдүү факторлор катары төмөндөгүлөрдү белгилөөгө болот: (1) четөлкө валютасында сыйктуу эле, улуттук валютадагы кредиттер боюнча орточо салмактанып алышкан чен орточо ченден төмөн бойдон калып жаткандыгын улантууда, бул ортодон төмөн ченде кредиттөөнүн көлөмү бир кыйла жогору чен боюнча кредиттөөнүн көлөмүнөн артып тургандыгын тастыктайт; (2) жана улуттук валютада сыйктуу эле, четөлкө валютасындағы кредиттер боюнча орточо жана орточо салмактанып алышкан чендер 2004-жылдын экинчи жарымында олуттуу түрдө төмөндүгүн (2.1.6-7- графиктерди караңыз) көрсөткөн.


Четөлкө валютасында сыйктуу эле, улуттук валютадагы кредиттер үчүн вариациялануу коэффициентинин төмөндөгөндүгү, б.а. айрым кредиттер боюнча пайыздык чендердин таркалышынын кредиттерге карата орточо баага қаранда, кыскарғандыгы белгиленүүдө, демек бул кредиттер рынокунда атаандаштыктын күчөндүгүн жана тереңдегендигин айгинелеп турат.

Ошентип, банк тутуму өзүнүн ортомчулук функциясын жүзөгө ашырууда төмөндөгүдөй позитивдүү тенденциялар менен мүнөздөлүүдө:

### **2.1.5-график. Банк тутумунун чогуу алгандагы кредиттик портфелинин түзүмүнүн жайгаштыруу мөөнөттөрү боюнча озгоруусу**



### **2.1.6-график. Улуттук валютадагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин мүнөздөмөлөрүнүн озгоруусу**



**2.1.7.-график. Четолко валютасындагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин мүноздомолорунун өзгөрүүсү**



- банк тутумунун финансыйлык ортомчулугунун көрсөткүчүнүн олуттуу өсүшү белгиленүүдө;

- узак мөөнөттүү кредиттердин өсүшү белгилүү деңгээлде экономикадагы стабилдешүүнү чагылдырат;

- кредиттер боюнча пайыздык чендердин төмөндөөсү жана алардын кредиттер рыногундагы орточо пайыздык чендердин деңгээлине карата белгилүү бир тенелүүсү уланауда.

## 2.2. Тобокелдиктер

### 2.2.1. Кредиттик тобокелдик

Банк ишиндеги негизги тобокелдиктердин бири болуп, кредиттик тобокелдик саналат. Бул бөлүктүн чегинде банктын кредиттик тобокелдиктерди камтуучу бардык активдүү операциялары каралат.


2.2.1.1-графикте көрүнүп турғандай, банк тутумунун кредиттик портфели 2004-жылдын экинчи жарымында абсолюттук мааниде өнүгүүнү уланткан, ал эми анын активдердеги үлүшү өзгөрбөстөн калган, бул банк тутумунун кредиттик портфелинин өсүш арымы активдеринин өсүш арымдары менен салыштырмалуу экендиги жөнүндө ырастап турат.

Кредиттик портфелдин сапатын анализдөөдө кредиттик портфелдин сапатынын начарлашынын алгачкы белгилерин чагылдыруучу иштетилбegen жана мөөнөттөрү өтүп кеткен кредиттерге көңүл бурулат. 2.2.1.2-график кредиттөнүн көлөмүнүн жалпы өсүшүндө иштетилбegen кредиттердин үлүшү сыйктуу эле, мөөнөттөрү өтүп кеткен кредиттердин үлүшүнүн төмөндөгөндүгүн көрсөтөт, бул банк тутумунун кредиттик портфелинин сапатынын 2004-жылдын экинчи жарымында жакшыргандыгын чагылдырат.


Активдердин сапатын баалоо үчүн аларды классификациялоо системасы пайдаланылат (2.2.1.3-графикти караңыз). Активдерди классификациялоо банктын активдүү операцияларына байланыштуу болгон тобокелдиктердин деңгээлин аныктоого мүмкүндүк берет, башкача айтканда кредиттердин "иштеп кетүү жөндөмдүүлүгүнө" ылайык, банктын мүмкүн болуучу чыгымдарынын ордун жабууга камдардын деңгээли дагы аныкталат. Демек, активдерди классификациялоо бир фактордун - кайтарылып келбей калуу тобокелдигинин ар кандай деңгээлин туюндуруучу болуп саналат<sup>7</sup>. Алып көрсөк, классификацияланууга таандык болгон активдердин жалпы суммасынын өсүшү менен аларда жоголуу коркунучуна кийла дуушар болуучу катары классификацияланган активдердин үлүшүнүн төмөндөгөндүгү уланган. 2.2.1.3-графикте активдердин кайтарылып келбөө тобокелдигинин көрсөткүчтөрүнүн кароого алынып жаткан мезгилде төмөндөөсүнүн уланып жаткандыгын көрүүгө болот.

Кредиттерди эске албаганда, башка активдердин жайгашуусун коштогон тобокелдиктерди анализдөө максаты үчүн банк тутумунун активдеринин жалпы түзүмү (2.2.1.4-график) каралган. Алып көрсөк, банк тутумунун активдеринин түзүмүндө айрым бир сапаттык өзгөрүүлөр белгилен-

**2.2.1.1-график. Банк тутумунун кредиттик портфелинин жана анын активдердеги үлүшүнүн коломунун өзгөрүүсү**



**2.2.1.2-график. Банктын кредиттик портфелинеги иштебеген жана мөнөтү отүп кеткен кредиттердин үлүшүнүн өзгөрүүсү**




**2.2.1.3-график. Банк тутумунун активдеринин кредиттик тобокелдиктеринин өзгөрүүсү**




<sup>7</sup> Кредиттердин кайтарылып калуусу тобокелдигинин көрсөткүчү атайы РППУнун көлөмүнүн жана банк тутумунун чогуу алгандагы кредит портфелинин көлөмүнүн катышы катары эсептелинген;

Атайы РППУ деп финанссы -кредиттик мекемелер тарабынан потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулар жана чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн резервге коюлган каражаттар түшүндүрүлөт.


**2.2.1.4-график. Коммерциялык банктардын активдеринде кредиттердин, баалуу кагаздардын, акча каражаттарынын жана башка жайгаштырууларынын үлүшүнүн озгорусу**



**2.2.1.5-график. Банк тутумунун "ностро" эсептеринде операцияларга карата айрым бир банктын "ностро" эсептеринде операциялардын таасири**



**2.2.2.1-график. Банк тутумунун каражаттарынын булактарынын туруктуулугуна жана активдеринин жалпы ликвиддүүлүгнө баа берүү**



ген. Эгерде, мурда өзгөрүүлөр эң башкысы, банк тутумунун акча каражаттарынын жана кредиттик портфелдеринин көлөмдөрүнүн жана үлүштөрүнүн өсүшү менен байланыштуу болгон болсо, 2004-жылдын экинчи жарымында акча каражаттарынын жана кредиттердин үлүшүнүн өзгөрбөгөн деңгээлинде баалуу кагаздардын үлүшүнүн 6,6 пайыздан 9,5 пайызга чейин өсүшү байкалган.

Банк тутумунун активдеринин түзүмүндө акча каражаттарынын олуттуу үлүшү (2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында 49,1 пайыз) өзүнчө карай турган меселе бойдон калууда. Алыш көрсөк, банк тутумунун акча каражаттарынын түзүмүндө 70 пайыздан көбүн бир банктын "ностро"-эсебинин түзүүсү уланууда. Бул банкты эсепке албаганда, банк тутумунун "ностро"-эсебинде акча каражаттарынын көбөйүүсү олуттуу деле болуп саналбай тургандыгын (2.2.1.5-графикте пункттирдик сыйык менен көрсөтүлгөн) белгилөөгө болот.

Ошентип, жалпы алганда каралган көрсөткүчтөр банк тутумунда кредиттик тобокелдиктердин айрым бир төмөндейдөсү жөнүндө айгинелеп турат, мында активдүү операциялардын диверсификациялануусунун көңийүүсү белгиленүүдө, бул банк тутумунун активдеринин түзүмүндө баалуу кагаздардын үлүшүнүн өсүшүндө туюндурулган.

## 2.2.2. Ликвиддүүлүк тобокелдиги

Калктын банк тутумуна ишеними банктардын өз милдеттенмелеринин өз убагында аткарууларынан көзкаранды, бул ликвиддүүлүктүн жетиштүү түрдөгү деңгээли менен камсыз болот. Регулятивдүү максаттарда ликвиддүүлүк тобокелдиги ликвиддүүлүктүн экономикалык ченемдеринин<sup>8</sup> жардамы менен өлченөт. Банк тутуму тарабынан колдоого алышуучу бул ченемдин деңгээли дагы деле болуп жогору бойдон кала берүүдө. Банк тутуму боюнча ортчо алганда, 2004-жылдын экинчи жарымында ал өткөн жылдагыга салыштырмалуу 5,4 пайыздык пунктка көбейүү менен 91,1 пайызды түзгөн. Анын өсүшүнүн себеби болуп, кыска мөөнөттүү ликвиддүү активдердин милдеттенмелердин өсүш арымдарынан озуусу болгон. Башка тараантан алганда, ликвиддүүлүктүн

<sup>8</sup> Ликвиддүүлүктүн экономикалык ченеми - банктар тарабынан милдеттүү түрдө аткарыла турган ченемдердин бири, ал Улуттук банк тарабынан 30% кем эмес деңгээлде белгиленет.

ченеминин олуттуу жогорулоосу банктар тарабынан финансыйк ортомчулук көрсөткүчтөрүн көбөйтүү мүмкүндүктөрүн пайдаланылбагандыгы жөнүндө ырастап турат.

Ликвиддүүлүк ченеми банк тутумунун ликвиддүүлүк тобокелдигинин жалпыланган мүнөздөмөсү болуп саналгандыктан, башка баа берүүчү көрсөткүчтөр карады. Алыш көрсөк, 2.2.2.1-графикте жалпы ликвиддүүлүктүн көрсөткүчүнүн төмөндөөсүнүн уланып жаткан тенденциясын (ликвиддүү активдердин активдердин жалпы көлөмүндөгү үлүшү) байкоого болот, бул дагы кирешелүү активдердин өсүшүн чагылдырат.

Финансыйк каражаттардын булактарынын башка көрсөткүчтөрүнүн, стабилдүүлүк коэффициенттеринин динамикасы<sup>9</sup> банк тутумунун каражаттарынын булактарынын курамындагы айрым бир начарлоолорду көрсөтүүдө. Ушуга байланыштуу, 2004-жылдын экинчи жарымында депозиттер менен кредиттердин дюрациясынын ортосундагы ажырымдын өсүшү банк тутумунда активдер менен милдеттенмелердин ортосунда мөөнөттөр боюнча айрым бир балансташпагандык жөнүндө күбөлөп турат (2.2.2.2-графики караңыз).

Бүтүндөй алганда, банк тутумунун ликвиддүүлүгүнүн караган көрсөткүчтөрүнүн динамикасынын айрым бир начарлоосуна карабастан, банк тутумунда ликвиддүүлүк тобокелдигинин өсүшү жөнүндө тыянак чыгаруу үчүн негиздер деле жок.

### 2.2.3 Концентрациялануу тобокелдиги

*Депозиттердин концентрациялануусунун өзгөчөлүгү.* 2.2.3.1-графикте көрүнүп тургандай, 2004-жылдын экинчи жарымында депозиттер рыногундагы айрым банктын максималдуу үлүшү кескин өскөн. "Анын "ностро"-эсептери банк тутумунун активдеринин өсүүсүнө таасир эткен бул банк (бул жөнүндө 2.2.1-бөлүктө айтылган) четөлкө контрагенттеринин депозиттерине ээ, алар бул банкты "ностро"-эсептери менен балансташтырып турат. Депозиттердин валюталардын түрлөрү боюнча концентрациялануусун кароодо (2.2.3.2-графикти караңыз) четөлкө валутасындагы депозиттердин концентрациялануусунун өсүүсү белгиленүүдө, бул дагы ошол эле аталган банкта четөлкө валюталарындағы депозиттердин өсүшү менен байланыштуу.

Эгерде, бул банктын депозиттерин эске албасак, анда 2002-жылдын 1-январынан берки каралып жаткан мезгилде банк тутумундагы депозиттердин максималдуу үлүшү сыйктуу эле, депозиттердин концентрациялануу деңгээли төмөндөөгө карата тенденцияга ээ болууда (2.2.3.1-графигинде пунктирдик сзызык менен белгиленген), бул финансыйк ресурстар рыногундагы атаандаштыктын айрым бир өсүшү жана банк тутумундагы депозиттердин концентрациялануу тобокелдигинин төмөндөөсү жөнүндө айгинелеп турат.

#### 2.2.2.2-график. Банк тутумундагы кредиттердин жана депозиттердин дюрациясынын өзгөрүү динамикасы



#### 2.2.3.1-график. Депозиттердин концентрациялануусунун өзгөрүүсү




#### 2.2.3.2-график. Депозиттердин валюталардын түрлөрү боюнча концентрациялануусу



<sup>9</sup> Финансыйк каражаттардын булактарынын стабилдүүлүгүнүн коэффициенти милдеттенмелердин жалпы суммасындагы түрүктүү эмес депозиттердин үлүшү менен мүнөздөлөт.

### 2.2.3.3-график. Кредиттердин концентрациялануусунун өзгөрүсү



### 2.2.3.4-график. Кредиттердин валюталардын түрлөрү боюнча концентрацияланусу (%)



2004-жылдын бириңчи жана экинчи жылдарында "Төрт ири банктын депозиттердин деңгээли боюнча үлүшү" башка көрсөткүчүнүн жардамы менен банк тутумундагы концентрациялануу деңгээлине баа берүү депозиттердин концентрациялануусунун 45,2 пайыздан 52,0 пайызга чейин өскөндүгү жөнүндө ырастап турат. Мында, банктардын курамы өзгөрүүсүз калган, эгерде бириңчи жарым жылдыкта бул төрт банк бирдей үлүшкө ээ болгон болсо, экинчи жарым жылдыкта бул төрт банктын үлүшүнүн дәэрлик жарымы бир банкка таандык болгон.

*Кредиттердин концентрациялануусунун өзгөчөлүгү.* банк тутумунун кредиттик портфелинин өсүүсү кредиттердин концентрациялануу деңгээлинин айрым бир өсүүсү (2.2.3.3-график) менен коштолууда. Мында коммерциялык банктар системасынын кредиттер рыногунда айрым банктын максималдуу үлүшү дагы биразга өскөн.

Эгерде, "Төрт ири банктын кредиттеринин деңгээли боюнча үлүшү" көрсөткүчүн карасак, анын дәэрлик өзгөрбөгөндүгүн жана 56,0 пайызды түзгөндүгүн белгилөөгө болот. Мында банктардын курамы дагы дәэрлик өзгөргөн эмес (төрт банктын үчөөсү), бирок "Депозиттердин деңгээли боюнча төрт ири банк" тобунун ичинен бир банк гана "Кредиттердин деңгээли боюнча төрт ири банк" тобуна кирген.

Эгерде, кредиттердин концентрациялануусун валюталардын түрлөрү боюнча карасак, анда четөлкө валютасындағы кредиттик рынокто айрым бир жандануулар болгон (2.2.3.4-графикти караңыз).

2.2.3.5-таблицадагы маалыматтарга негизденүү менен каралып жаткан мезгилде экономиканын тармактары боюнча кредиттерди бөлүштүрүүдө өткөн мезгилдердегиге салыштырмалуу башкача жагдай байкалганын белгилөөгө болот.

### 2.2.3.5-таблица. Банктардын иштеринин элчарба тармагын кредиттоо боюнча концентрацияланусу\*

%

	01.01.02	01.07.02	01.01.03	1.07.03**	1.01.04	1.07.04	1.01.05
Өнөржайы	23,2	18,9	20,3	13,7	17,1	19,1	20,8
Айылчарбасы	21,7	22,7	33,7	39,9	29,2	29,1	25,9
Транспорт	39	41,5	51,7	33,2	31,2	45,6	31,9
Байланыш	31,6	44,2	34,6	62,6	26,9	37,2	34,7
Соода	19,3	17,4	14,3	12,3	13,4	11	12,0
Даярдо жана кайра иштетүү	30,3	29,2	28,8	27,9	19,7	25,2	28,8
Курулуш	24,3	18,6	17,9	17,8	23,7	33,6	28,8
Ипотека	-	-	-	61,6	27,7	21,7	16,3
Үй чарбасы	-	-	-	45,8	13,4	15,6	16,0
Соц. кызмет корсогтуулор	-	-	-	16,6	67,7	71	44,3
Жана башкалар	22,7	20,9	25,8	12	12,5	12,2	13,6

\* Концентрациялануу Херфиндалъ индексинин негизинде аныкталат, ал банктардын тармактарды кредиттөөнүн жалпы көлөмүндөгү салыштырма салмагынын квадраттык суммасы катары эсептелинет. Концентрациялануунун 100% барабар болгон индекси рыноктун толук монополизациялануусун, 50% - бирдей үлүш менен 2 катышуучуну, 33% - 3 катышуучуну жана андан аркыны билдириет.

\*\* 2003-жылдын 1-июлуна чейин "ипотека", "үй чарбасы" жана "соц. кызмет көрсөтүү" категориялары бир - "жеке жарапдар" категориясына бириктирилген.

Кредиттердин эл чарба тармактары боюнча концентрациялануу тобокелдигин анализдөөдө кредиттердин тармактын бардык түрлөрү боюнча "алгылыктуудан" "жогоркууга" чейин концентрациялануу деңгээлине баа берүү сакталган-дыгы белгиленүүдө<sup>10</sup>. Мында кредиттердин эки - "Курулуш" жана "Ипотека" өзара байланыштуу тармактарда концентрациялануусунун төмөндөөсү белгиленген, бул экономиканын аталган секторлорундагы белгилүү бир жандануу менен бай-ланыштуу. 2005-жыл "Туракжай курулуш жана социалдык мобилизациялоо жылы" болуп жарыялангандыгын жана бул жааттагы демилгелерди мамлекеттин колдооп жаткандыгынын эске алуу менен кредиттердин аталган тармактарда концентрациялануусунун төмөндөөсү уланат деген божомолду айтса болот.

Ошентип, концентрациялоо тобокелдигин анализдөө төмөндөгүлөрдү көрсөтөт:

- банктардын четөлкө валютасындагы кредиттерди жайгаштырууда жана "курулуш" жана "ипотека" сыйктуу тармактарды кредиттөөдө активдүүлүгүнүн өсүшүн;
  - депозиттердин концентрациялануу көрсөткүчүнүн өзгөрүүсу банктардын финанссылык ресурстаррынундагы иштеринин бир аз активдешип жаткандыгын айгинелейт.

### **2.3. Капиталдын шайкештиги (адекваттуулугу)**

Бактын ишенимдүүлүгүнүн негизги мүнөздөмөсү болжуп, анын капиталынын жүзөгө ашырылуучу операциялардын масштабына жана мүнөзүнө шайкештиги саналат. Жетиштүү капитал өзүнчө бир "коопсуздук баштыкчасын" түзөт, ал банкка төлөөгө жөндөмдүү болушуна жана калктын ишенимин колдоосуна мүмкүндүк берет. Банктын капитализация жаатындагы оптималдуу саясаты өздүк капиталдын жетиштүү деңгээлин сактоо аркылуу тобокелдиктиң алгылыктуу деңгээлин колдоодо турат.

Капиталдын шайкештик ченеминин минималдуу мааниси 12,0 пайыз деңгээлинде белгиленгендигин эске алуу менин, банк тутумунун капиталынын шайкештигинин орточо деңгээли, анын төмөндөгөндүгүнө карабастан (2.3.1-графикти караңыз), жетиштүү түрдө жогору - 23,0 пайызда калууда, бул бүтүндөй банк тутумунун ишинде тобокелдиктин алгылыктуу деңгээлин жогорулатпай туруп, тобокелдүү активдердин көлөмүн бир жарым эсеге көбөйтүү мүмкүнчүлүгү жекундө таянак чыгарууга түрткү болот. Белгиленин кет-

### **2.3.1-график. Банк тутумунун капиталынын шайкештик корсөткүчүнүн өзгөрүүсү**



<sup>10</sup> Концентрациялануу тобокелдигине "жогорку", "алгылыктуу" же "төмөнкү" чекте сыйктуу баа берүү концентрациялануу деңгээлинин жалпы кабыл алынган градациялануусуна негизделген. Алып көрсөк, концентрациялануу тобокелдиги, эгерде, анын деңгээли 10 пайызга чейинкини түзсө "төмөн", 10 пайыздан 20 пайызга чейинкини түзсө "алгылыктуу", ал эми 20 пайыздан жогору болсо "жогорку" деңгээлде деп эсептелинет.

кендер банк тутумунун финанссылык ортомчулугунун деңгээлин көнөйтүү учун белгилүү бир дараметтин бар экендиги жөнүндө айгинелеп турат.

2.3.1-график жана 2.3.1-таблица 2003-жылдын экинчи чейрегинен тартып активдер сыйктуу эле, өздүк капиталдардын өсүш арымдары оң жактуу болгондукун көрсөтүү дө. Мында, өздүк капиталдын өсүш арымы активдердин өсүш арымдарынан төмөн болгон өзгөчөлүк белгиленген. Мындай жагдай жол берилгендөй каралышы мүмкүн, анткени жогоруда белгиленип кеткендөй, капиталдын шайкештик ченеминин өлчөмүндө жетиштүү "запас" бар.


### **2.3.1-таблица. Банк тутуму боюнча тобокелдүү активдердин жана таза суммардык капиталдын өсүш арымынын динамикасы**

КӨРСӨТКҮЧТӨР	01.01.02	01.07.02	01.01.03	01.07.03	01.01.04	01.07.04	01.01.05
Бұтундои банк тутуму боюнча тобокелдүү активдердин өсүш арымдары, пайыздар	50,8	16,7	8,6	-11,4	39,3	30,4	49,4
Банк тутумунун нак суммардык капиталынын өсүш арымдары, пайыздар	100,3	4,4	-8,7	2,7	17,9	7,7	4,6

## **2.4. Финанссылык натыйжалар**

### **2.4.1. Кирешелүүлүк**

#### **2.4.1.1-график. Банк тутумунун накта пайыздык кирешесинин өзгөрүү динамикасы**



Банк иштери өзгөчөлүү болгондуктан кирешелердин кадимки булагы болуп пайыздык киреше саналат, ал банктын активдүү операцияларынын кирешелүүлүгүнүн негизги мүнөздөмөсү да болуп саналат.

Банк тутумунун кирешелүү активдеринин негизги үлүштөрүн түзүүчү кредиттик портфелдин өсүүсү менен 2001-жылдан берки мезгил ичинде *накта пайыздык кирешенин* тынымсыз өсүүсү байкалууда. Мында, 2004-жылы банк тутумунун пайыздык кирешесинин өткөн жылдын ушул эле мезгилдиндегиге салыштырмалуу эки эседеп көп болгон (же 62,4 пайыз) өсүшү байкалган (2.4.1.1-графикти караңыз).

Банк тутумунун кирешелүүлүгүн мүнөздөөчү көрсөткүчтөрдүн динамикасы - накта пайыздык жана пайыздык эмес кирешелердин жалпы кирешеге (2.4.1.2-графикти караңыз) карата катышы банк тутумунун негизги иштерден кирешелүүлүгүнүн өсүшү тенденциясынын түптөлүп жаткандыгы жөнүндө ырастап турат.

Банк тутумунун кирешелүүлгүнүн башка сапаттык мунөздөмөсү катары пайда спрединин көрсөткүчүн кароого болот, анын жардамы менен банк тутуму тарабынан ортомчулук милдети инвесторлор менен анык сектордун орто-сунда канчалык майнаптуу аткырылып жаткандыгына баа берилет. Алып көрсөк, 2004-жылдын экинчи жарымында түзүлгөн жагдай, б.а. спреддин өзгөрбөгөн деңгээлинде активдердин кирешелүү базасынын айрым бир төмөндөөсү банк иштеринин кирешелүүлүк көрсөткүчтөрү 2004-жылдын экинчи жарымында андай деле начарлабагандыгы жөнүндө ырастап турат (м. 2.4.1.3-график). 2003-жылдын 1-январынан бери спреддин өзгөрбөгөн деңгээли жана кийинки жылдын 1-январына карата пайда спрединин<sup>11</sup> басандаган тренди менен айкалышта коммерциялык банктардын орто-сунда кирешелүү активдер үчүн болгон арзыбаган атаандаштык жөнүндө айтып турат.

#### 2.4.2. Накта пайда

2004-жылы банк тутумунун накта пайдасынын<sup>12</sup> өткөн жылдын ушуга окшош мезгилдегиге салыштырмалуу - 164,6 пайызга олуттуу өсүүсү байкалган (2.4.2.1-графикти караңыз), мында кирешелер жана чыгашалар дээрлик бирдей өскөн жана тиешелүүлгүнө жараша 166,2 жана 166,5 пайызды түзгөн.

Банк тутумунун пайдасынын өсүшү банк операцияларынын кирешелеринин өсүшүнөн эмес (2.4.1-бөлүктө белгилендөй), эң башкысы банк иштеринин көлөмүнүн өсүшүнөн улам болгондугун эске алуу менен бул банк тутумунун сарптарын мунөздөөчү көрсөткүчтөрдүн өсүшүндө чагылдырылбагандыгын белгилөөгө болот (2.4.2.2- графикти караңыз).


#### 2.4.3. Натыйжалуулук

Банк тутумунун натыйжалуулугуна баа берүүдө активдерди пайдалануунун натыйжалуулугу (ROA) жана капиталды пайдалануунун натыйжалуулугу көрсөткүчтөрү (ROE) пайдаланылды (2.4.3.1, 2.4.3.2-графиктерди караңыз). 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында активдерди пайдалануунун натыйжалуулугу өскөн жана 2,4 пайызды түзгөн. 2003-жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге салыштырмалуу бул көрсөткүчтүн өсүш армы 84,6 пайызды түзгөн, ал эми кароого алынып жаткан мезгилде капиталды пайдалануунун майнаптуулугу 93,7 пайыздык өсүш армы менен 15,5 пайызды түзгөн.


#### 2.4.1.2-график. Банк тутумунун кирешелүүлүк деңгээлинин динамикасы



#### 2.4.1.3-график. Банк тутумунун кирешелүүлүгүнүн сапаттык корсөткүчторунун динамикасы (%)



#### 2.4.2.1-график. Банк тутумунун таза пайдасынын түзүлүүсү




#### 2.4.2.2-график. Банк тутумунун кирешелүүлүк деңгээлинин динамикасы



<sup>11</sup> Пайда жана анын бардык туунду көрсөткүчтөрүнүн циклдик мунөздөмөлөрүн эске алуу менен (мисалы, Пайда спреди) бул жерде Пайда спреди көрсөткүчтүн тренд (батыр) линиясы пунктир менен көрсөтүлгөн.


<sup>12</sup> Пайда жана анын бардык туунду көрсөткүчтөрүн анализдөөдө отчеттүүлүк бул көрсөткүчтүн жылдын башынан акырына чейинки топтолушун чагылдыра тургандыгын эске алуу зарыл. Муну менен графиктерде маанилдерди жылдын башынан карата жана жарым жылдын жыйынтыгы боюнча өзүнчө пайдалануу түшүндүрүлөт.

**2.4.3.1-график. Активдерди пайдалануунун натыйжалуулугунун өзгөрүсү (ROA)**



Ошентип, банк тутумунун натыйжалуулугунун каралган көрсөткүчтөрү жалпысынан оң динамика жөнүндө айгинаlep турат. Мында, ROA жана ROE өсүш арымдарын салыштыруу, ошондой эле банк тутуму бойонча жогору болгон капиталдын шайкештик ченеминин орточо мааниси банктардын активдүү операцияларынын кеңейүүсү банк тутумунун өздүк капиталынын өлчөмүн көрсөтүүчү мүмкүнчүлүккө караганда, кыйла аз натыйжалуук менен жүзөгө ашырылгандыгы жөнүндө билдириет.

**2.4.3.2-график. Капиталды пайдалануунун натыйжалуулугунун өзгөрүсү (ROE)**



### III. БАНКТЫК ЭМЕС ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК МЕКЕМЕЛЕР

2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер (БЭФКМ) системасы Кыргыз айыл чарба финансы Корпорациясын (КАФК), Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча Финансы компаниясын (Финансы компаниясы), 305 кредиттик союзду (КС), 26 микрокредиттик компанияны (МКК), 78 микрокредиттик агентствону (МКА) жана 116 ломбардды камтыган. 2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча бир дагы микро финансыйлык компания (МФК) катталган эмес.

2004-жылдын өкинчи жарымында БЭФКМдин санынын өсүшү уланган. БЭФКМ санынын бир кыйла активдүү өсүшү МКК боюнча 30 пайызды жана МКА боюнча 18,2 пайызды түзгөн. Ломбарддардын саны 7,4 пайызга көбөйгөн, ал эми КСдын саны өзгөргөн эмес (мезгил ичинде 14 лицензия берилген, 11 лицензия кайтарылып алынган жана 3 лицензия жок кылнган).

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин карыз алуучуларынын саны 2005-жылдын 1-январына карата реңиондор боюнча Бишкек шаарында - 15 407; Баткен обласында - 7 446; Жалалабат обласында -11 997; Ысыккөл обласында 16 624; Нарын обласында -7 675; Ош обласында - 26 109; Талас обласында 8 576; Чүй обласында - 8 917 түзөт.

Бүтүндөй алганда, БЭФКМдин санынын динамикасы КС сыйктуу мекемелердин түрлөрү менен каныккандыгын көрсөтөт, бул КС системин түзүү боюнча долбоордун аракеттенүүсүнүн кыйла узак мөөнөтү менен байланыштуу. Алып көрсөк, 1997-жылдан тартып 2002-жылга чейинки мезгилде мамлекеттик органдар тарабынан КСдарды түптөө аркылуу банктык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу схемасын жайылтуу боюнча иштер активдүү жүргөн. Мындан тышкары, 1996-жылы эларалык эксперттер тарабынан жүргүзүлгөн эсептөөлөргө ылайык Кыргыз Республикасында рыноктун мындай институттарга карата муктаждыгы 280 КС түзгөн, бул КСдын учурдагы санынан аз. Башка тараптан алганда, МКА жана МККнын санынын динамикалуу көбөйүүсү алардын кызматтарына муктаждыкты жана мамлекет тарабынан сунушталган регулятордук чектердин ийкемдүүлүгүн көрсөтүүдө.

### 3.1- болук. Кредиттик портфелдин түзүмү

Регулятивдик отчеттордун маалыматы боюнча, банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин чогуу алгандагы активдери 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында 8,8 пайызга көбөйгөн жана 2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча 3 321 млн. сомду түзгөн.

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин чогуу алгандагы активдеринин негизги үлүшү кредиттик портфелге - 83,7 пайыз туура келет. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин кредиттик портфели 2005-жылдын 1-январына карата 2 772 млн. сомду түздү<sup>13</sup>.

Иштеп жатышкан банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин саны 2005-жылдын 1-январына карата 102,8 минди түзгөн.

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин чогуу алгандагы кредиттик портфелинин түзүмүндө (3.1.1-графики караңыз) 55,1 пайыз КАФКнын кредиттерине, 28,3 пайыз - микрофинансылык уюмдардын (МФО) - МКА жана МКК кредиттерине, 16,2 пайыз - КС кредиттерине жана 0,4 пайыз ломбарддардын кредиттерине туура келет.


2004-жылдын экинчи жарымында банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин кредиттинин көпчүлүк көлөмү -59,4 пайыз айылчарбасына жана 27,9 пайызы соодага жумшалган.

Кредиттик каражаттарды мындай бөлүштүрүү КАФКнын жана микрофинансылык уюмдардын иштеринин өзгөчөлүгү менен шартталган. Алыш көрсөк, КАФК БЭФКМдин чогуу алгандагы кредиттик портфелинде эң чоң салыштырма салмакка ээ болуу менен өзүнүн кредиттеринин 84,9 пайызын айылчарбасына, ал эми микрофинансылык уюмдар кредиттеринин 66,1 пайызын соода тармагына бағытташат.

Кредиттердин бир кыйла бөлүгү Ош обласында -27,3 пайыз, Жалалабат обласында -16,4 пайыз, Чүй жана Ысык-көл областтарына 12,6 пайыз жана Бишкек шаарында -11,1 пайыз берилген.

Кредиттик портфелдин көлөмүнүн тармактар жана региондор боюнча динамикасы кредиттөөгө ынтайырлыктын туруктуулугун чагылдырууда- БЭФКМдин негизги багыты болуп, айылчарбасы жана соода саналат, ал эми регионал-

**3.1.1-график. БЭФКМдин түрлору боюнча 2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча чогуу алгандагы кредиттик портфель**



<sup>13</sup> Бул жерде жана андан ары, өзүнчө кароодо (активдердеги үлүштөрдү эсепке алуусуз ж.б.) БЭФКМдин кредиттик портфели Финансы компаниясыз көрсөтүлөт, анткени анын портфели КСдин активдеринде камтылган.

дык активдүүлүк болсо өлкөнүн калк жыши жайгашкан, экономикалык жактан активдүү болгон түштүк чөлкөмүндө жогору.

### 3.2. Кредиттик портфелдин динамикасы

2004-жылдын 1-июлунан тартып банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелердин активдеринин өсүшү 8,8 пайызды түзгөн. 2005-жылдын 1-январына карата бул мекемелердин активдери 3 321 млн. сомду түзгөн (3.2.1- графики караңыз).

БЭФКМдин активдеринин түзүмүндө кыйла салыштырма салмакты КАФКнын активдери - 48,4 пайызды, микрофинанссылык уюмдар -29,1 пайызды (МКА -12,2 пайызды, МКК -16,9 пайыз) ээлэйт. Активдердин кыйла өсүшү МФУ жана ломбарддарда (тиешелүүлүгүнө жараша 31,1 жана 12 пайыз) белгиленген, ал эми активдердин кыйла аз өсүшү КАФКда - 3,8 пайыз белгиленген. БЭФКМдин активдеринин өсүшү биринчи кезекте, ири МФУда активдердин өсүшү жана жаңы ломбарддардын жана МФУлардын түзүлүшү менен шартталган.


2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында финанссы-кредиттик мекемелердин<sup>14</sup> чогуу алгандагы активдериндеги БЭФКМдин активдеринин үлүшү 20,8 пайыздан 20,3 пайызга чейин төмөндөгөн.

2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында коммерциялык банктардын активдеринин БЭФКМге салыштырмалуу (8,8 пайыз өсүш) алдыга озуу менен өсүш арымынын динамикасы сакталган (29,3 пайыз).


БЭФКМ системасынын активдеринин 8,8 пайызга өсүшүндө алардын кредиттик портфели 7,8 пайызга көбөйгөн. БЭФКМ активдериндеги кредиттик портфелдин үлүшү акыркы эки жылда адаттагыдай эле, биринчи жарым жылдыкта жогорулаган жана экинчи жарым жылдыктын акырына карата төмөндөгөн. Мындай цикличалык динамика көпчүлүк БЭФКМдин иштеринин сезондук мүнөзү жана карыз алуучулардын бизнестеринин айылчарба тармактарына ык койгондугу менен байланыштуу.

БЭФКМдин суммардык кредиттик портфели 2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча 2 772 млн. сомду түзгөн. Бүтүндөй алганда, БЭФКМдин кредиттик портфели акыркы үч жылдын ичинде өсүүгө карата туруктуу тен-

#### 3.2.1-график. БЭФКМдин жана КБдин активдеринин үлүшү




#### 3.2.2-график. Банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелердин жана КБ кредиттик портфелинин динамикасы



<sup>14</sup> Финанссы-кредиттик мекемелердин чогуу алгандагы активдери катары коммерциялык банктардын жана банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелердин активдерин түшүнүүгө болот.

### 3.2.3 -график. БЭФКМдин ROE жана ROA көрсөткүчтөрүнүн динамикасы (%)



денцияга ээ, бул аталган мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнө муктаждыктардын бар экендиги жөнүндө айгинелеп турат (3.2.2-графикти караңыз).

БЭФКМдин кредиттик портфелинин көрсөткүчүн анализдөө анын сапатынын бир аз өзгөргөндүгүн көрсөттү. Алып көрсөк, потенциалдуу жоготууларга жана чыгым тартууларга атайы резервдердин (РППУ) өсүш арымы 2004-жылдын экинчи жарымында 8,3 пайызды (биринчи жарым жылдыкта 20,9 пайыз) түзгөн, кредиттик портфелдеги РППУнун үлүшү 0,05 пайызга гана өскөн жана 2005-жылдын 1-январына карата 2,4 пайызды түзгөн. БЭФКМдин кредиттик портфелинин өсүшүнө салыштырмалуу атайын РППУнун озуу менен өсүш арымы (тиешелүүлүгүнө жара-ша 8,3 жана 7,8 пайыз) микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын портфелдеринин сапатынын айрым бир начарлоосунун натыйжасында болгон.

Бүтүндөй алганда, кредиттик портфелдин сапатынын салыштырмалуу туруктуулугу жана өсүүгө карата байкалып турган тенденциясы БЭФКМдин Кыргыз Республикасынын бардык региондору боюнча калкын айрым банктык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуудагы ролун жогорулатууга боло тургандыгына мүмкүндүк берет.

ROA жана ROE көрсөткүчтөрүнүн негизинде жүргүзүлгөн анализ БЭФКМдин иштеринин натыйжалуулугу 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында жогорулагандыгын көрсөткөн (3.2.3-графикти караңыз). ROA көрсөткүчтөрү бир жарым жылга жакын стабилдүү дурус динамикага ээ, ал эми пайданын өсүш арымы (жарым жылда өсүш 23,2 пайыз) БЭФКМдин активдеринин өсүш арымдарынан кыйла артат (жарым жылдыктагы өсүш - 8,8 пайыз). ROE көрсөткүчтөрүн алыш карасак, байкалган төмөндөө БЭФКМдин капиталынын алдыга озуу менен өсүш арымдары менен байланыштуу. Алып көрсөк, 2004-жылдын экинчи жарымында БЭФКМдин чогуу алгандагы капиталынын өсүшү 52,1 пайызды түзгөн.

Демек, кредиттик портфелдин сапатынын айрым бир начарлоосуна карабастан, пайданын табылышы өсүүгө карата тенденцияга ээ болгон деп айтууга болот.

### 3.3. Негизги тобокелдиктер

Банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелердин иши негизинен айыл чарбасына жана аны менен байланыштуу элет жеринде жайгашкан бизнеске багытталгандыктан, кредиттердин концентрациялануусунун жогорку тобокелдиги менен коштолууда. Белгилүү болгондой, бул тармакты кредиттөө аба ырайынын катаал шарттары жана элет калкынын салыштырмалуу түрдөгү жогору болбогон кирешеси менен байланыштуу болгон жогорку тобокелдик менен байланыштуу.

Айыл чарбасынан тышкарь, кредиттөө сооданы жана коомдук тамактанууну дагы өзүнө камтыйт. Соода тармагында ресурстардын жүгүртүлүшү айыл чарбасындағыга караганда алда канча жогору, бирок баа түзүү менен байланыштуу болгон тобокелдиктер, ошондой эле жогорку атаандаштык алынган кредиттерди пайдалануудан экономикалык эффективдүүлүктүү төмөндөтүүдө.

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер тарабынан берилүчүчү кредиттер боюнча пайыздык чендер жетишерлик жогору бойдон калууда, бул банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин, алардын ишинин спецификасы менен байланыштуу болгон өздөрүнүн жогорку тобокелдиктеринин ордун жабууга аракеттенгендиктери, ошондой эле калк тараптан кредиттин ушул түрүнө карата суроо-талаатын сакталып жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Ошол эле учурда, банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин кредиттери боюнча пайыздык чендин өлчөмү төмөндөөгө карата туруктуу тенденциясына ээ болууда. Алып көрсөк, жарым жылдын башталышынан бери кепчүлүк БЭФКМ чендердин жалпы төмөндөөсүнөн, ошондой эле атаандаштыктардын жогорулоосунан улам өздөрүнүн пайыздык чендерин төмөндөтүшкөн. БЭФКМдин кредиттери боюнча орточо пайыздык чен отчеттук мезгилде МФУда - 28,0 пайызды, КСда - 28,7 пайызды, КАФКда - 16,9 пайызды жана Финкомпанияда - 17,1 пайызды түзгөн.

## IV. ТӨЛӨӨ СИСТЕМИ

### 4.1. Банктык тарифтер жана кызмат корсotуулор

Бүтүндөй алганда, 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында негизги банктык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер бир азга алмашкан. Коммерциялык банктар көрсөтүлүүчү кызматтарга карата тарифтерди банктын ички саясаттарына ылайык белгилешет. Коммерциялык банктарда кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүнө карата баалардын чеги ар кандай болуп кала берүүдө. Бир кыйла төмөн жана алгылыктуу тарифтер менен калктын кецири катмарына жана юридикалык жактарга кызмат көрсөтүү багытын көздөгөн жана ири кардарлар менен иштөөнү туура көргөн банктар белгиленүүдө.

Банктардын региондордогу филиалдарында акча кара жаттарын которуюу үчүн тарифтерди кошо алганда, эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн тарифтер филиалдардын альстыгына жана региондордогу атаандаш банктардын бар экендигине жараша болот жана адаттагыдай эле, башкы оффистердеги жана Бишкек шаарындагы филиалдарындагыга караганда жотору. Ошол эле учурда 2004-жылдын экинчи жарымында региондордогу тарифтердин өлчөмү менен башкы оффистердеги тарифтерди тенденцириүү тенденциясы байкалган.

Коммерциялык банктардын четөлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргызстандын чегинен тышкaryи которуу үчүн тарифтери (доллар, евро, марка, рубль, тенге жана башкalar) банк тутуму боюнча орточо алганда, 2003-жылдын экинчи жарым жылдыгындагыга салыштырмалуу өзгөргөн эмес жана которуюунун суммасынын 0,2 пайызды түзгөн. Анын үстүнө көпчүлүк коммерциялык банктар төлөнүүчү валюталарга жана көлөмүнө жараша төлөмдөрдү дифференциялап жатышат. Бир катар банктар валюталык каражаттарды которуюу үчүн белгиленген төлөмдү карман калышат. Которулуучу каражаттардын суммасына көзкарандыйсыз минималдык төлөм 5 АКШ долларын, максималдуу төлөм 500 АКШ долларын түзөт.

2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча, республикада республиканын чегинен тышкaryи жактарга акча которуулардын эларалык системасы боюнча акча которуюулар жүзөгө ашырылган: Western Union, Migom, Money Gram, Contact, VIP Money Transfer, Анелик, Express Money, Юнистрим. Банктар эларалык которуюулар боюнча кызматтарды көрсөтүүнү улантышууда.

2004-жылдын экинчи жарымында Кыргызстанда мурда иштеп жатышканларга кошумча, акчаларды которуюучу эки жаңы система - Сибконтракт жана Тревелс кошуулган.

Эларалык котоуулар боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер ар бир системанын чегинде стандарттуу.

2004-жылдын экинчи жарымында чекене жана дайыма өткөрүлүүчү төлөмдөр рыногунда төлөмдөрдү өткөрүү боюнча жаңы инструменттер пайда болгон. Ошону менен катар калкка мобилдик жана белгиленген байланыш кызмат көрсөтүүлөрүн эсептөөнү жүргүзүү үчүн ар кандай: 250, 500, 1500, 3000 сом номиналындагы улуттук валютада алдын ала төлөмдөрдүн карттары сатылган, булардын мындан ары жана коммуналдык төлөмдөрдү жүргүзүүдө дагы пайдаланылыши пландаштырылууда.

#### 4.2. Накталай жана накталай эмес жүгүртүүлөр

Акчалар жүгүртүүдө накталай жана накталай эмес түрдө болот, мында накталай жана накталай эмес жүгүртүү экономиканын структурасынан, калктын керектөөгө ык коюсунан, банк жана төлөө системаларынын өнүгүүсүнөн көз каранды. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кабыл алынып жаткан кадамдар накталай акчалардын көлөмүнүн өсүш арымдарын стабилдештириүү, ошондой эле акча массасынын түзүмүндөгү накталай акчалардын үлүшүн төмөндөтүү максатын көздөйт.

*Жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасы 2005-жылдын 1-аянварына карата 11 425,1 млн. сомду түзгөн. 2004-жылдын экинчи жарымында жүгүртүүдөгү акчалардын өсүшү өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырмалуу 850,7 млн. сомду, өсүш -8,0 пайызды түзгөн.*

Жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасынан 298,2 млн. сом же 3,7 пайыз коммерциялык бактардын кассаларында болгон.


Жүгүртүүдөгү акчалардын түзүмү 4.2.1- графигинде көрсөтүлгөн.

Жүгүртүүдөгү акчалардын өсүшү социалдык пакет боюнча мамлекеттик төлөмдөрдү жогорулатууга, өнүгүп келе жаткан чакан жана орто бизнес тарараптан накталай акчаларга карата сроо-талаптын өсүшүнө жана накталай эмес төлөм каражаттарынын анча жогору болбогон денгээлде таркалышына байланыштуу.

**4.2.1-график. Жүгүртүүдөгү акчалардын түзүмү**




**4.2.2-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчалардын кайтарымдуулук корсоктүүнүн өзгөрүү динамикасы (%)**




#### 4.2.3-график. Коммерциялык банктардын кассаларына накталай акчалардын кайтарымдуулук корсөткүч (%)



#### 4.2.4-график. 2004-жылдын 2-жарым жылдығында коммерциялык банктардын кассаларынан накталай акчалардын берилишинен алардын келип түшүүлөрүнүн артыши



#### 4.2.5-график. Накталай акчаларды берүүнүн динамикасы



Накталай акчаларды жүгүртүүнү өнүктүрүүнүн деңгээлин мунөздөөчү негизги көрсөткүч болуп, коммерциялык банктардын жана Улуттук банктын кассаларына накталай акчалардын кайтарымдуулугу саналат. 2004-жылдын экинчи жарым жылдығында коммерциялык банктардын кассаларына накталай акча каражаттарынын кайтарымдуулугу 98,4 пайызды түзгөн, бул 2004-жылдын биринчи жарым жылдығындаагы караганда 1,1 пайыздык пунктка көп. Кайтарымдуулуктун көрсөткүчүнүн өзгөрүү динамикасы 4.2.2-графикте көлтирилген.

2004-жылдын экинчи жарым жылдығында накталай акчалардын кайтарымдуулугунун эң жогорку көрсөткүчү Чүй обласы боюнча 115,3 пайыз, төмөнкү көрсөткүчү Баткен обласы боюнча - 33,2 пайыз болгон. Бишкек шаары боюнча накталай акчалардын кайтарылып келүүсү 110,2 пайызды түзгөн. Накталай акчалардын кайтарымдуулугунун мындай жогорку көрсөткүчү көбүнеше республиканын борборунда жана Чүй обласында банктардын жана финансы-кредиттик мекемелердин, соода, өнөржай ишканалырынын топтолушу менен байланыштуу. Мында, 2004-жылдын биринчи жарым жылдығындаагы салыштырмалуу Бишкек шаары боюнча накталай акчалардын коммерциялык банктардын кассаларына кайтарымдуулугунун көбөйүүсү мурдагыдай деңгээлде калган. Бүтүндөй республикада областтар боюнча накталай акчалардын кайтарымдуулугу олуттуу көбөйгөн. Накталай акчалардын кайтарымдуулугунун көбөйүүсү коммерциялык банктардын кассаларына карата накталай акчалардын келип түшүүсүнүүн көбөйүүсү менен байланыштуу. Накталай акчалардын 2004-жылдын экинчи жарым жылдығындаагы кайтарымдуулугунун биринчи жарым жылдығындаагы салыштырмалуу көрсөткүчү областтар боюнча 4.2.3-графиктеги көрсөтүлгөн.

Бул жерде коммерциялык банктардын кассаларынан накталай акчалардын берилишинин коммерциялык банктардын кассаларына накталай акчалардын келип түшүүлөрүнөн артып турушу 2004-жылдын экинчи жарым жылдығында 529,3 млн. сомду түзгөнүн, бул 2004-жылдын биринчи жарым жылдығындаагы караганда 101,5 млн. сомго же 19,2 пайызга аз экендигин белгилөөгө болот. Накталай акчалардын берилишинин келип түшүүлөрдөн артып турушу областтык башкармалыктардагы коммерциялык банктарга алардын аз өлчөмдө кайтарылышы менен байланыштуу, анткени Бишкек шаары жана Чүй обласы боюнча коммерциялык банктардын кассаларына накталай акчалардын келип түшүүлөрү алардын берилишинен артып турат. Алып көрсөк, Бишкек шаарында берүүлөрдөн келип түшүүлөрдүн артып турушу 2 108,9 млн. сомду түзгөн, бул 2004-жылдын биринчи жарым жылдығындаагы караганда 495,3 млн. сомго же 30,7 пайызга көп, Чүй обласы боюнча 233,5 млн. сом, бул 2004-жылдын биринчи жарым жылдығындаагы караганда 208,4 млн. сомго же 92,8 пайызга көп. 2004-жылдын экинчи жарым жылдығында региондор боюнча келип түшүүлөрдүн берүүлөрдөн артып туруусы 4.2.4-графиктеги көрсөтүлгөн.

2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында Улуттук банктын кассаларынан накталай акчалардын берилиши бүтүндөй республика боюнча алардын келип түшүүлөрүнөн 1 129,6 млн. сомго арткан, бул 2004-жылдын биринчи чейрингидегиге караганда 452,2 млн. сомго же 66,8 пайызга аз. Улуттук банктын кассаларына нак акчалардын келип түшүүлөрүнүн алардын берилишинен артып туруусу коммерциялык банктарга нак акчаларды берүүнүн көбөйүүсү менен байланыштуу.


Улуттук банктын *кассаларына* нак ақчалардын кайтадырымдуулугу бүтүндөй республика боюнча 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында 82,4 пайызды түзгөн жана 2004-жылдын биринчи жарым жылдыгындағыга караганда 3,7 пайыздык пунктка азайган.

Улуттук банктын кассаларынан нак ақчалардын берилishi. 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында Улуттук банктын кассаларынан 6 436,9 млн. сом берилген, бул 2004-жылдын биринчи жарым жылдыгындағыга караганда, 1 562,5 млн. сомго же 32,1 пайызга көп. Мында, бюджеттик уюмдарга әмгек ақыларды төлеөгө 873,4 млн. сом берилген, пенсия, жөлөк пулдарды төлеөгө - 619,9 млн. сом, чарба жүргүзүүчү субъектилерге әмгек ақыларды төлөөгө - 731,6 млн. сом, башка төлөмдөргө - 4 162,9 млн. сом берилген<sup>15</sup>. Улуттук банктын кассаларынан накталай ақчаларды берүүнүн динамикасы 4.2.5-графикте көрсөтүлгөн.


Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, Социалдык Фондун жана Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин малыматтары боюнча, 2005-жылдын 1-январына карата мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздардын суммасы 23,5 млн. сомду түзүп, 2004-жылдын 1-июлундагыга салыштырмалуу, ал 89,3 млн. сомго же 79,2 пайызга төмөндөгөн. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздардын төмөндөөсү эмгек акы жана социалдык төлөмдөр боюнча бюджеттик карыздардын төлөнүшү менен байланыштуу, бул 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгындағы накталай акчалардын олуттуу көбөйүүсүнө алып келген. Накталай акчаларды берүүнүн түзүмү пайыздык катышта 4.2.6-графикте мунөздөлөт.

*Улуттук банктын кассаларына накталай акчалардын келип түшүүлөрү. 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында Улуттук банктын кассаларына бүтүндөй республика боюнча 5 308,9 млн. сом келип түшкөн, бул 2004-жылдын биринчи жарым жылдыгындағыга караганда, 1 111,3 млн. сомго же 26,5 пайызга көп. Улуттук банктын кассаларына бүтүндөй республика боюнча накталай акчалардын келип түшүүлөрүнүн көбөйүүсү коммерциялык банктардын кассаларына накталай акчалардын келип түшүүлөрүнүн көбөйүүсү менен байланыштуу. Республика боюнча накталай акчалардын келип түшүүсүнүн, берилишинин жана алардын Улуттук банктын кассаларына кайтарымдуулугунун көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсү 4.2.7-графикте көрсөтүлгөн.*


**4.2.6-график.** 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында нак акчаларды берүүнүн түзүмү



**4.2.7-график. Улуттук банкта нак ақчалардың келип түшүүсүнүн, берилишинин жана алардың кайтарымдуулугунун өзгөрүүсү**




**4.2.8-график.** Коммерциялык банктарга нак акчалардын келип түшүүсү, аларга берилиши жана алардын кайтарымдуулугу




<sup>15</sup> Жана башка төлөмдөргө төлөөгө берүү - юридикалык жактарга алардын иш-аракетин жүзөгө ашыруу учун берүүнү билдириет.


**4.2.9-график. Клирингдик жана гросстук системалар боюнча толомдордун коломунун динамикасы (млн. сом)**



**4.2.10-график. Клирингдик жана гросстук системалар боюнча толомдордун коломунун жана санынын динамикасы (млн. сом)**



**4.2.11-график. Гросстук системалар боюнча толомдордун коломунун жана санынын динамикасы**



2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында коммерциялык банктардын кассаларынан 32 829,2 млн. сом берилген, бул 2004 жылдын биринчи жарым жылдыгындагыга караганда, 7 857,6 млн. сомго же 31,5 пайызга көп. Накталаи акчаларды берүүлөрдүн көбөйүүсү чыгаша статьялары боюнча болгон:

- "бюджеттик уюмдарга эмгек акыларды төлөөгө" 452,9 млн. сом же 2004-жылдын биринчи жарым жылдыгында-гыга караганда 14,4 пайызга көп;
- "четөлкө валюталарын сатып алууга" 1000,8 млн. сом же 65,6 пайыз берилген;
- "башка сартоолорго" 5 795,0 млн. сом же 2004-жылдын биринчи жарым жылдыгында-гыга караганда 31,6 пайызга көп берилген.

"Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөөгө" берүүлөр статьясы боюнча 22,0 млн. сомго же 1,0 пайызга төмөндөө болгон;

Пенсия жана жөлөк пулдарды төлөөнүн төмөндөөсү пенсиялар боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздардын толук төлөнүшү менен байланыштуу. Пенсияларды төлөөгө карата акча каражаттарын берүү 2003-жылдан бери мөөнөтүндө жүрүп жатат жана пенсияларды төлөө боюнча карыздар жокко эссе.

2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында коммерциялык банктардын кассаларына 32 299,9 млн. сом келип түшкөн, бул 2004 жылдын биринчи жарым жылдыгында-гыга караганда, 6 697,5 млн. сомго же 26,2 пайызга көп. Келип түшүүлөрдүн көбөйүүсү кириш статьялары боюнча болгон:

- "салык, пошлиналардын келип түшүүсү" 376,9 млн. сомго же 15,4 пайызга көбөйгөн;
- "четөлкө валюталарын сатуудан келип түшүүлөр" 686,3 млн. сомго же 42,0 пайызга;
- "башка келип түшүүлөр" 6 265,1 млн. сомго же 30,0 пайызга.

Накталаи акчалардын келип түшүүсүнүн жана берилишинин, алардын коммерциялык банктардын кассаларына кайтарымдуулугунун көрсөткүчүнүн өзгөрүүсү 4.2.8-графикте көрсөтүлген.

Ошентип, жүгүртүүдөгү накталаи акчалардын өсүшү чарба жүргүзүүчү субъектилер тарабынан накталаи акчаларга суроотталаптын туруктуу өсүшү менен жана накталаи акчалар менен тейленүүчү товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногунун кеңейүүсү менен шартталган.

Накталаи эмес акча жүгүртүүлөр. Төлөө системасындағы накталаи эмес төлөмдердүн көлөмүнүн мүнездөөчү көрсөткүчтөргө анализ берүү алардын туруктуу өсүшүн ачык көрсөтүүдө. Банктар аралык системалар аркылуу 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында өткөрүлгөн төлөмдердүн көлөмү 70 950 млн. сомду түзгөн, бул 2003-жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырмалуу 15 633 млн. сомго же 28,3 пайызга көп (4.2.9-графикти караңыз).

Банктар аралык төлөмдердүн көлөмүнүн өсүү тенденциясы макроэкономикалык кырдаалдын бекемделиши, финанссы системасынын дурус боло башташы менен түшүндүрүлөт, бул экономиканын бардык чөйрөсүндөгү

өндүрүштүн өсүшүнө, калктын кирешесинин көбөйшүнө жана банк тутумуна карата калктын ишениминин жогорулосуна көмөктөшкөн. Банктар аралык система боюнча өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн көлөмүнүн өсүшү төлөмдөрдүн санынын өсүшү менен коштолгондугун кошумчалай кетүүгө туура келет (4.2.10- графикти караңыз). Анализденип жаткан мезгил ичинде 552,2 миң төлөм өткөрүлгөн, бул 2003-жылдын экинчи жарым жылдыгындағы караганда, 15,6 пайызга көп (478 миң төлөм).

*Ири төлөмдөр системасы.* 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгындағы эсептешүүлөрдүн гросстук системасы боюнча өткөрүлгөн банктар аралык төлөмдөрдүн жалпы көлөмү өткөн жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге салыштырмалуу 24,3 пайызга көбөйгөн жана 48,8 млрд. сомду түзгөн. Төлөмдөрдүн саны 22 миң төлөмдүү түзгөн, бул 2003-жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге салыштырмалуу, 8,1 пайызга өсүш менен мүнөздөлөт (4.2.11-графикти караңыз).


*Чекене төлөм системасы* боюнча ушул эле мезгилде 22 млрд. сомдук суммага 530 миң төлөм өткөрүлгөн, бул өткөн жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге салыштырмалуу, тиешелүүлүгүнө жараша 16,0 жана 37,1 пайызга өсүш менен мүнөздөлөт (4.2.12-графикти караңыз).

Республиканын бардык региондорунда чекене төлөмдөрдүн көлөмүнүн көбөйгөндүгү белгиленүүдө (4.2.13-график). Бүтүндөй республиканын төлөмдөрүнүн көлөмүндө төлөмдөрдүн орчуандуу үлүшүн адаттагыдай эле, Чүй областы жана Бишкек шаары - 84,3 пайызды ээлейт. Ошол эле учурда акыркы эки жылда башка областтар боюнча төлөмдөрдүн көлөмүнүн өсүшү Чүй областы жана Бишкек шаары боюнча төлөмдөрдүн көлөмүнүн өсүшүнөн озууда. Алып көрсөк, Чүй обласындағы жана Бишкек шаарындағы банктар аркылуу өткөрүлгөн төлөмдөрдүн көлөмү 2003-жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге салыштырмалуу 35,2 пайызга көбөйгөн болсо, ошол эле учурда башка областтар боюнча көлөмдүн өсүшү 49,7 пайыздан (Талас обл.) 77,9 пайызга (Ысыккөл обл.) чейин түзгөн, бул республиканын региондорундагы банктык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүүнүн активдешип жаткандыгы жөнүндө айгинелейт.


*SWIFT акча которууну кошо алганда, чекаралар аралык төлөмдөр.*

SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнү тарабынан өткөрүлүүчү иш-чаралардын чегинде SWIFTnet маалыматтарын берүүнү уюштуруунун жаңы технологияларына өтүү боюнча иштер жүргүзүлдү. SWIFTnetке өтүү коммерциялык банктардын кошумча кызмат көрсөтүүлөрүнө (SWIFTке өзүнүн ири кардларын тике кошуу, реалдуу убакыт ырга-тында корголуудагы финансыйлык маалыматтарды алмашуу


#### 4.2.12-график. Клирингдик система боюнча төлөмдөрдүн коломунун жана санынын динамикасы




#### 4.2.13-график. Клирингдик системалардагы региондор боюнча төлөмдердүн колому




#### 4.2.14-график. SWIFT түйүнү боюнча транзакциялардын динамикасы (миң даана)




#### 4.2.15-график. Почта аркылуу акча которуулардын динамикасы



#### 4.2.16-график. Акча которуулардын динамикасы



#### 4.2.17-график. Транзакциялардын санынын динамикасы



ж.б.) мүмкүндүк берүүдө. 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында SWIFT жамааттык пайдалануу (SWIFT ЖПТ) түйүнүнө кошуу боюнча иштер жүргүзүлдү жана натыйжада 2005-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасында SWIFT системасын 18 банк пайдалануучу болуп саналат, алардын ичинен Улуттук банк жана 12 коммерциялык банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын SWIFT ЖПТ аркылуу иш алып барышат.

SWIFT системасына катышуучулардын санынын өсүшүнө байланыштуу SWIFT эл аралык байланышы боюнча өткөрүлүүчү транзакцияларынын санынын өсүү тенденциясы байкалууда (4.2.14 -график). Алып көрсөк, 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында SWIFT ЖПТ боюнча чыгыш транзакцияларынын саны 27 миң төлөмдү түзүп, бул өткөн жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге караганда 24,2 пайызга көп. Кириш транзакцияларынын саны 2003-жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге салыштырмалуу 54,2 пайызга көбөйгөн жана 68 миң төлөмдү түзгөн.

*Эларалык акча которуулар* республикада почталык акча которуулардын жардамы менен жана алар боюнча кызмат көрсөтүүлөр банктар тарабынан көрсөтүлүп жаткан акча которуулардын эларалык системалары аркылуу жүзөгө ашырылып жатат.

Кыргыз Республикасына карата эларалык акча которуулардын көлөмүнүн көрсөткүчтөрү Кыргыз Республикасынан которуулардын көлөмүнөн олуттуу түрдө арткан. Республикасыга акча которуулардын көлөмү 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында 55,0 млн. АКШ долларын түзгөн, республикадан жөнөтүлгөн акча которуулардын көлөмү - 8,7 млн. АКШ долларын түзөт. 2003-жылдын ушуга окшош мезгилиндегиге салыштырмалуу которуулардын көлөмү тиешелүүлүгүнө жараша, 42,4 жана 70,7 пайызга көбөйгөн.

Республиканын калкынын эмгек миграциясы жана акча которуулар боюнча банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн өнүгүүсү акча которуулардын банк тутуму боюнча эларалык төлөмдөрүнүн көлөмүнүн олуттуу өсүүсүнө көмөктөшкөн. Мында, почта системасы боюнча өткөрүлүүчү акча которуулардын үлүшү кыйла төмөндөгөн, анын өлчөмү акча которуулардын жалпы көлөмүнүн болгону 3 пайызын түзгөн. Банк тутуму боюнча акча которуулардын көлөмүнүн акыркы үч жылда 7 эседен көбүрөөккө көбөйүүсү Бишкекте сыйктуу эле, региондордогу банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн өнүгүүсү, ошондой эле наркы боюнча кыйла алгылыктуу кызматты көрсөтүүчү акча которуу системасынын санынын өсүшү менен түшүндүрүлөт.

*Пластик карттары менен эсептешүү системасы.* 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында эквайрингди жана кардарларды банктык карттарды пайдалануу менен эсептешүү-кассалык тейлөөнү 15 финансый-кредиттик мекемелер жүргүзгөн, алардын ичинен 8 эмитент болуп саналышат жана эларалык (7 банк) жана локалдык (3 банк) системаларынын карттарын чыгарышат.

Бүтүндөй алганда, төлөм карттары рыногунда жигердүүлүк байкалган, бул эмитирленген карттардын жана аларды пайдалануу менен операциялардын санынын көбөйүүсү жөнүндө айгинелеп турат.

2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында акча кара-жаттарынын кыймылы карттардын төмөндөгү түрлөрү боюнча жүзөгө ашырылган: Visa, Master Card, Алай -Кард, "Демир-24" жана Union Card.


Эмитирленген карттардын жалпы саны 2005-жылдын 1-январына карата:

- эларалык системалар боюнча
- ∨ Visa - 2 293 (14 корпоративдик);
- ∨ Master Card - 1 327 (524 корпоративдик);
- локалдык система боюнча
- ∨ Алай -Кард - 6 437 (119 корпоративдик),
- ∨ Демир-24 - 3 479.

Локалдык система боюнча өткөрүлгөн транзакциялардын саны 151 746 транзакцияны түзгөн. Алардын ичинен Алай-Кард боюнча 88 274 (транзакциялардын жалпы санынан 58,1 пайызды), "Демир-24" боюнча -63 409 (41,7 пайыз) жана Union Card боюнча - 63 транзакция (0,04 пайыз) өткөрүлгөн. Эларалык система боюнча транзакциялардын саны 183 491 транзакцияны түзөт. Visa жана Master Card боюнча тиешелүүлүгүнө жараша, 112 133 жана 71 358 транзакцияны (транзакциялардын жалпы санынын 61,1 жана 38,9 пайыз) түзгөн.

Локалдык система боюнча өткөрүлгөн транзакциялардын көлөмү 280,3 транзакцияны түзгөн. Алардын ичинен Алай-Кард боюнча 161,6 млн. сом (транзакциялардын жалпы көлөмүнөн 57,6 пайызды), "Демир-24" боюнча -117,1 млн. сом (41,8 пайыз) өткөрүлгөн. Эларалык система боюнча транзакциялардын көлөмү 759,6 млн. сомду, Visa жана Master Card боюнча көлөмдөр тиешелүүлүгүнө жараша, 484,6 жана 275,0 млн. сомду же 63,8 жана 36,2 пайызды түзгөн.

#### 4.2.18-график Транзакциялардын коломунун динамикасы



2004-жылдын экинчи жарым жылдыгында коммерциалык банктар тарабынан 30 соода жана кассалык терминалдар орнотулган. Ошентип, Алай-Кард системасы боюнча терминалдардын саны 73 терминалды ( анын ичинен 5 "Золотая Корона (Алтын Таажы)" системасы боюнча) жана 3 банкоматты, Демир 24 боюнча -35 терминалды жана 12 банкоматты, эларалык системалар боюнча - 184 терминалды жана 6 банкоматты түзгөн.

Банктык карттаррын өнүгүүнү улантууда, коммерциялык банктар эларалык жана локалдык системалардын карттарын кабыл алуу жана тейлөө үчүн инфраструктураны өнүктүрүү боюнча иштерди жигердүү жүргүзүүде.

Бүтүндөй алганда, нак эмес төлөмдөрдүн өсүү динамикасы бир тараптан, экономиканын реалдуу муктаждыгы менен жана башка тараптан, банктык жана төлөө кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн кеңеиши, банк иштеринин республиканын борборунда сыйктуу эле, анын региондорунда дагы активдешүүсү менен шартталган.

## V. РЕАЛДУУ СЕКТОРДУН АБАЛЫ

### 5.1. Үй чарбасы

Калктын акчалай кирешелеринин чогуу алгандағы көлөмү 2004-жылдын 9 айында<sup>16</sup> 47,2 млрд. сомду түзгөн жана 2003-жылдын ушуга оқшош мезгилиндегиге салыштырмалуу номиналдык мааниде 9,4 пайызга, реалдуу мааниде - 4,3 пайызга өскөн.

Бул мезгилдер аралыгында акчалай кирешелердин түзүмүндө ишкердиктен табылган кирешелердин үлүшүнүн өсүүсү байкалган, ал акчалай кирешелердин жалпы көлөмүнө карата 35,4 пайызды түзгөн, бул 2003-жылдын январь жана сентябрь айларындағыга караганда, 8,7 пайыздык пунктка жогору. Ишкердиктен табылган кирешелердин өсүшү, адегенде жекече иш жүргүзүүчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү алектенип жаткан кызмат көрсөтүү тармагынын жогорку өсүш арымы менен шартталган. Алып көрсөк, сооданын, автомобилдерди, тиричилик буюмдарын, өздүк керектелүүчү буюмдарды ондоонун орточо жылдык өсүшү ақыркы үч жылда 116 пайызды түзгөн.

Калктын акчалай кирешелеринин түзүлүшүнүн булактарынын түзүмүндө 2004-жылдын 9 айында эмгек ақыларынын үлүшү 2003-жылдын ушуга оқшогон мезгилиндегиге караганда 1,7 пайыздык пунктка төмөндөгөндүгүнө карабастан, олуттуу болуп калган жана 24,9 пайызды түзгөн. Пенсиялардын жана ар кандай социалдык трансфертердин салыштырмалуу салмагы - 7,9 пайызды түзгөн.


2004-жылы номиналдуу орточо айлык эмгек акы 2202,9 сомду түзгөн жана 2003-жылдандағыга салыштырмалуу номиналдык мааниде 14,7 пайызга жана реалдуу мааниде 10,2 пайызга өскөн. Өз кезегинде минималдык керектөө бюджетинин наркы 2004-жылы 1725,9 сомду түзгөн.

#### 5.1.1. Финансы-кредиттик мекемелердин алдындағы милдеттенмелер

Үй чарба секторунун банк тутумунун алдындағы милдеттенмелери 2005-жылдын 1-январына карата 1,2 млрд. сомду түзгөн жана ақыркы үч жылдын ичинде 3,6 эсеге өскөн. Мында, өсүш 2004-жылы 2,2 эсени түзгөн. Милдеттенмелердин түзүмүндө четөлкө валютасындағы кредиттердин өсүү тенденциясы байкалууда (5.1.1.1-график).

Улуттук валютадагы милдеттенмелер 2004-жылдын 1-январына карата 487,4 млн. сомду түзгөн жана ақыркы үч жылда 2,9 эсеге, четөлкө валютасында 781,8 млн. сомду түзүү менен - 4,2 эсеге өскөн. Натыйжада, кредиттердин түзүмү төмөндөгүдөй: - улуттук валютада 38,4 пайыз жана четөлкө валютасында 61,6 пайыз болуп түзүлгөн (2002-жылдын 1-январына карата тиешелүүлүгүнө жараша 47,4 жана 52,6 пайыз).

##### 5.1.1.1-график. Жеке адамдардын банктардын алдындағы милдеттенмелери



<sup>16</sup> Үй чарбасын Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарафынан өткөрүлүүчү изилдөөнүн ыкмалары өзгөргөндүктөн, бул жерде жылдык маалыматтар камтылган эмес.

Керектөө чыгашаларынын тездик менен өсүшү, корпоративдик сектордун жана үй чарбасынын инвестициялык активдүүлүгүнүн жандануусу ақыркы үч жылда берилүүчү кредиттердин түзүмүндө өзгөрүүлөрдү пайда кылды. Алып көрсөк, 2001-жылдан берки мезгилде кредиттер куруулушка жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууга - 11,9 эсеге, соодага -7,6 эсеге, айылчарбасына -5,4 эсеге, ошондой эле өнөржайына -2,9 эсеге олуттуу түрдө өскөн. 2004-жылдын экинчи жарымында жогоруда аталган кредиттердин берилген кредиттердин жалпы көлөмүндөгү үлүшү 78,2 пайызды түзгөн, анын ичинде соода - 53,4 пайызды, өнөржайы - 14,8 пайызды, куруулуш -10 пайызды түзгөн.

Жеке жарандарга берилген кредиттердин көлөмү 2004-жылы 2001-жылдагыга салыштырмалуу 1,6 эсеге көбөйгөн, бирок анын берилген кредиттердин жалпы көлөмүндөгү үлүшү ақырындык менен 16,9 пайыздан 9,0 пайызга чейин төмөндөгөн. Жаңыдан берилген керектөө кредиттеринин жалпы агымы 2004-жылы 761,5 млн. сомду түзгөн. Жеке жарандарга берилген кредиттер боюнча орточо салмактаныш алынган чен 2004-жылы улуттук валютада 29,3 пайызды, четөлкө валютасында -22,1 пайызды түзгөн.

Калкты кредиттөөнүн өсүшү бирнече факторлордун он таасири менен шартталган, алардын негизгилеринен болуп, экономикалык өсүш, инфляциянын деңгээлинин төмөндөшү жана макроэкономикалык кырдаалдардын турукташусу саналган.

Башка тарастан, банк тутумунун финансалык ортомчулугунун деңгээлин өнүктүрүүгө жолтоо болгон фактор болуп, үй чарбасынын кирешелеринин төмөн болгон деңгээли кала берүүдө. Алып көрсөк, 2004-жылдын 9 айында акчалай кирешелеринин орточо айлык деңгээли 1031,4 сомду түзгөн. Мында, үй чарбасынын акчалай кирешелеринин түзүмүндө товарларды сатып алууга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөгө чыгашалардын үлүшү 2004-жылы 87,9 пайызды түзгөн, бул 2003-жылдын тиешелүү мезгилинигиге салыштырмалуу 10,1 пайыздык пунктка, салыктарды жана төлөмдердү төлөөгө карата -5,6 пайызга (2,0 пайызга) жогору.

## 5.1.2. Калктын жыйымдары

Калктын чыгашаларынын олуттуу бөлүгүн керектөөгө карата чыгашалар түзө тургандыгына карабастан, (90,8 пайыз), макроэкономикалык турукташуунун, инфляциянын деңгээлинин төмөндөөсүнүн, үй чарбасынын кирешелеринин өсүүсүнүн шарапатында, калктын жыйымдары көбөйгөн. Алып көрсөк, ақыркы үч жылда жеке адамдардын коммерциялык банктардагы депозиттеринин жана аманаттарынын көлөмү иштеп жатышкан коммерциялык банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү отчетторундагы маалыматтар боюнча 2,3 эсеге көбөйгөн (5.1.2.1-графикти караңыз) жана 2005-жылдын 1-январына карата абал боюнча 2081,2 млн. сомду түзгөн, салыштыруу үчүн: 2002-жылдын 1-январына карата - 916,6 млн. сом.

### 5.1.2.1-график. Жеке адамдардын аманаттары жана депозиттери



Аманнтардын түзүмүндө дагы өзгөрүүлөр болуп өткөн. Алып көрсөк, четөлкө валютасындагы аманнтардын өсүшү белгиленүүдө. Эгерде, 2002-жылдын 1-январына карата аманнтардын жарымы гана четөлкө валютасында болсо, 2005-жылдын 1-январына карата бул аманнтардын үлүшү 65,5 пайызга чейин көбөйгөн.

Калктын экономикалык активдүүлүгүнүн, анын ичинде тышкы экономикалык иштердеги өсүшү, жеке адамдардын күндөлүк эсептериндеги каражаттардын көбөйүүсүнө алыш келген, демек, банктардын төлөмдөрдү өткөрүүдөгү ортомчулук ролун көтөргөн.

2004-жылды җеке адамдардын коммерциялык банктардагы депозиттеринин көлөмү 45,6 пайызга өскөн. Мында четөлкө валютасындагы депозиттер 54,5 пайызга, улуттук валютада 31,3 пайызга өскөн.

2002-жылдын 1-январына салыштырмалуу кыйла өсүш четөлкө валютасындагы талап боюнча депозиттер боюнча - 3,9 эсеге, улуттук валютада 2,8 эсеге белгиленген. Четөлкө валютасындагы мөөнөттүү депозиттер боюнча өсүш 2,4 эсени, улуттук валютада 1,3 эсени түзгөн.

Аманнтар менен депозиттердин түзүмүндөгү өзгөрүүлөр чендердин өзгөрүүлөрү менен коштолгон. Алып көрсөк, талап боюнча депозиттерге чендер бир кыйла өсүш менен мүнөздөлгөн: четөлөкө валютасында 0,11 пайыздан 0,80 пайызга чейин, улуттук валютада 1,11 пайыздан 1,69 пайызга чейин.

Бүтүндөй алганда, үй чарбасынын депозиттеринин көлөмүнүн өсүшүне карабастан, алардын банк тутумунун депозиттеринин түзүмүндөгү үлүшү 2002-жылдын 1-январына карата 59,3 пайыздан 2005-жылдын башталышына карата 40,6 пайызга чейин азайган.

## 5.2. Корпоративдик сектор

### 5.2.1. Финансы-кредиттик мекемелердин алдындагы милдеттешмелер.

Юридикалык жактардын саны 2005-жылдын 1-январына карата 60,5 мин субъекттини түзгөн жана 2004-жылды 9,2 пайызга өскөн. Юридикалык жактардын жалпы санынын көпчүлүк үлүшү соода, автомобиль жана үй чарбачылыгына керектүү буюмдарды ондоо тармагында - 28,1 пайызды, коммуналдык жана социалдык кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө -17,9 пайызды, өнөр жайында - 11,4 пайызды түзөт. Республиканын ишканаларынын басымдуу бөлүгү - 86,7 пайызы жеке менчикте турат. Ишканаларды жана уюмдарды өлчөмү боюнча бөлүп кароодо, чакан ишканалардын<sup>17</sup> үлүшү 2005-жылдын 1-январына карата 88,0 пайызды, орто - 8,3 пайызды жана ири -3,8 пайызды түзгөн.

Ишканалардын жана уюмдардын иштеп жатышкан коммерциялык банктардын алдындагы чогуу алгандагы карызы акыркы үч жыл ичинде көбөйүүгө карата тенденцияга ээ болгон. 2004-жылдын ичинде 1952,3 млн.

#### 5.2.1.1-график. Корпоративдик сектордун коммерциялык банктардын алдындагы карыздарынын динамикасы



<sup>17</sup> Чакан ишканалар - иштеген адамдарды саны 50гө чейин, орто ишканалар - 51-200, ири - 201ден жогору.

сомго же 1,6 пайызга көбөйүү менен 2005-жылдын 1-январына карата 5298,6 млн. сомду түзгөн (5.2.1.1-графикти караңыз). Уч жылдын ичинде банктардын алдындагы карыз 2,2 эсеге өскөн. Четөлкө валютасындагы кредиттердин бир кыйла тез өнүгүүсүнүн натыйжасында, алардын салыштырма салмагы 3 пайыздык пунктка өскөн жана каралып жаткан мезгилдин акырына карата ишканалардын жалпы милдеттенмелеринин жалпы суммасынан 74,5 пайызды түзгөн.

2005-жылдын 1-январына карата орточо салмактанып алынган чендер улуттук валютадагы кредиттер боюнча өнөржай үчүн жылдык 19,8 пайызды, айылчарбасы - 26,2 пайызды, транспорт жана байланыш -20,1 пайызды жана соода 25,0 пайызды түзгөн.

Четөлкө валютасында берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чендер 2005-жылдын 1-январына карата өнөржай үчүн 16,4 пайызды, айылчарбасы - 20,7 пайызды, транспорт жана байланыш -18,1 пайызды жана соода - 18,4 пайызды түзгөн.

Акыркы уч жылдын ичинде жаңыдан берилген кредиттер боюнча пайыздык чендердин төмөндөө тенденциясы байкалууда. Депозиттер боюнча чендердин жалпы төмөндөөсү акыркы жылдарда инфляциянын деңгээлиниң төмөндөөсү, макроэкономикалык жагдайлардын стабилдешүүсү, финансы секторунун бекемделүүсү жана мына ушунун шарапатында кредиттер рыногунда, ошонун ичинде банктык жана банктык эмес мекемелердин ортосундагы атаандаштыктын күчөшү менен келип чыккан.

## 5.2.2.2 Дебитордук жана кредитордук карыздардын абалы


Акыркы уч жылдын ичинде өлкөбүздүн экономикасынын ишканаларында кредитордук жана дебитордук карыздардын есүү тенденциясы байкалууда (5.2.2.1-графикти караңыз).

Абсолюттук мааниде алганда, ишканалардын жана уюмдардын дебитордук карыздары 2005-жылдын 1-январына карата 25690,5 млн. сомду түзгөн жана жыл ичинде 3,8 пайызга көбөйгөн. Ички дебитордук карыздардын үлүшү 81,1 пайызды түзгөн, дебитордук карыздардын 11,8 пайызы КМШ өлкөлөрүнүн алдындагы карыздарга туура келет.

Дебитордук карыздардын жалпы көлөмүндөгү орчуундуу салыштырма салмакты өнөржай ишканалары - 62,2 пайызды, анын ичинде электр энергиясын өндүрүп чыгаруу жана бөлүштүрүү боюнча ишканалар -38,0 пайызды, соода уюмдары, автомобилдерди, турмуш-тиричилик буюмдарын жана жеке керектелүүчү предметтерди ондоо ишканалары -17,0 пайызды, транспорт жана байланыш -9,0 пайызды, куруулуш ишканалары -5,7 пайызды ээлешет.

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн дебитордук карыздардын көлөмү 2004-жылы 8,7 пайызга көбейгөн жана 2005-жылдын 1-январына карата 5919,9 млн. сомду же дебитордук карыздардын жалпы көлөмүнө карата 23 пайызды түзгөн. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн дебитордук карыздардын 58,8 пайызы электр энергиясын, газды, бууну жана сууну өндүрүп чыгаруу жана бөлүштүрүү боюнча ишканаларга, 15,2 пайызы - кайра иштетүү өнөр жайына, 12,1 пайызы - соода уюмдарына, автомобилдерди, турмуш-тиричилик буюмдарын

**5.2.2.1-график. Корпоративдик сектордун дебитордук жана кредитордук карыздарынын динамикасы**



жана жеке керектелүүчү предметтерди оңдоо ишканаларына тишелүү болгон.

Кредитордук карыздар үч жылдын ичинде өскөн жана 2005-жылдын 1-январына карата 34858,5 млн. сомду түзгөн. Ички кредитордук карыздын үлүшү 74,79 пайызды, КМШ өлкөлөрүнүн алдындагы карыз - 10,1 пайызды түзгөн.

Бүтүндөй алганда, корпоративдик сектор үчүн мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредитордук карыздардын кредитордук карыздардын жалпы көлемүнө карата катышы 2002-жылдын 1-январына карата 15,9 пайыздан 2005-жылдын 1-январына карата 9,9 пайызга чейин төмөндөгөн. 2005-жылдын 1-январына карата бул катыштын кыйла жогорку деңгээлине Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына жана Улуттук банктын эсептөөлөрүнө ылайык, төмөндөгүдөй иш-аракеттерди жүзөгө ашырышкан ишканалар жана уюмдар ээ болушкан:

- мамлекеттик башкаруу - 38,3 пайыз,
- тоокен өнөржайы - 34 пайыз,
- коммуналдык, социалдык жана персоналдык кызмат көрсөтүүлөр - 21 пайыз.

### **5.2.3. Финансылык натыйжалар**

2004-жылы реалдуу сектордун ишканаларынын баланстык пайдасы 2003-жылдагыга караганда 8 эсеге көбөйгөн жана 10399 млн. сомду түзгөн. Анын түзүлүшүнө негизги таасирди металлургия өндүрүшүндөгү ишканалар тарабынан операциялык эмес ишкердиктен алынган пайдалардын өсүшү тийгизген. Операциялык эмес ишкердиктен алынган пайда өткөн жылдагыга салыштырмалуу 62 пайызга көбөйгөн жана 7641,7 млн. сомду түзгөн.

Баланстык пайданын 2004-жылдагы негизги көлөмү жана анын көлөмүнүн өткөн жылдагыга салыштырмалуу өсүшү металлургия өндүрүшүндөгү ишканаларда - 7860,5 млн сом, байланышта -1058,6 млн. сом, дүц соода жана агенттер аркылуу соода уюмдарында - 561 млн. сом, башка металл эмес продукцияларды өндүрүү боюнча ишканаларда - 484,9 млн. сом, транспортто - 398,4 млн. сом белгиленген. Баланстык чыгымдарга 2004-жылы электрэнергиясын, газды жана сууну өндүрүп чыгаруу жана бөлүштүрүү боюнча ишканалар тарабынан - 789,5 млн. сом жол берилген, бул 2003-жылдагыга салыштырмалуу 18 пайызга төмөн.

Рентабелдүү болбогон ишканалардын үлүшү 2004-жылы отчет берген ишканалардын жалпы санына карата 40,6 пайызды түзгөн.

Бүтүндөй алганда, 2002-жылы, качан анык сектордун ишканалары тарабынан баланстык пайда 2001-жылдагыга караганда 18,9 эсеге аз алынган төмөндөөдөн кийин, 2004-жылы ишканалардын финанссылык натыйжаларынын жакшыргандыгы белгиленген. 2002-жылдагы төмөндөө биринчиден, металлургия өнөржайы ишканаларында "Кумтөр" алтын кенин казуучу ишканасынын аварияга туш болгондугунан улам келип чыккан.

## VI. ӨНҮГҮҮ ТЕҢДЕҢЦИЯЛАРЫ

Экономиканын өнүгүүсү олуттуу деңгээлде финанссылык ортомчулуктун натыйжалуулугунан жана бүтүндөй финанссырынун өнүгүү деңгээлинен көз каранды. Экономикалык өсүш көбүнчө ачка ресурстарынын ар кандай булактарынан инвестицияларды стимулдаштыруудан көз каранды. Өнүккөн фондулук рынокто баалуу кагаздарды сатып алуу аркылуу экономикага ресурстарды тике инвестициялоо үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болот. Финансырынун институционалдык катышуучуларынын көп санда болусу экономикага инвестициялоонун альтернативалуу мүмкүндүгүн дагы көнөйттөт.

Экономикалык өсүшкө жана түрүктуулукка жетишүүгө жараша, андан аркы динамикалуулукту камсыз кылуу көп финанссылык ресурстарды тартууну объективдүү талап кылат. Ушуга байланыштуу банктык эмес финанссылык ортомчулуктун экономиканын реалдуу секторунун өнүгүүсүнө таасири өсөт, финанссылык ресурстарды тартуунун эң эле ар кандай формалары келип чыгат.

Өзгөчө актуалдуулук республиканын финанссы системасын андан арь өнүктүрүүнүн эки аспекттин: коммерциялык банктардын ортомчулук иштеринин натыйжалуулугун жогорулатууну жана банктык эмес финанссылык ортомчулукту күчтүүнү камтыйт. Жыйымдардын инвестицияларга башка финанссылык ортомчулардын иш-аракеттери аркылуу трансформацияланышын камсыз кылуу дагы анализдөөнүн предмети болуп саналат.

Кредиторлор менен карыз алуучулардын ортосундагы ортомчулар болуп, финанссырынун институционалдык катышуучулары: Улуттук банктан лицензия альшкан коммерциялык банктар жана банктык эмес финанссы кредиттик мекемелер жана башка финанссылык институттар (инвестициялык жана пенсиялык фонддор, фондулук биржалар, камсыздандыруу компаниилары ж.б.) саналат.

Финанссырынун институционалдык катышуучулары калктын жана ишканалардын жыйымдарын чогултушат жана алынган каражаттарды финанссылык активдерге кредиттөө жана инвестирилөө аркылуу экономикага жайгаштырышат. Ошонун өзү менен финанссылык ортомчулуктун - капиталды, бул учурда ошонун өзү менен ички тармактар, тармактар аралык жана регионалдар аралык системаларга агылып келүүнү жана трансформациялоону камсыз кылуу менен акчалай капиталды бөлүштүрүү сыйктуу негизги функциялары аткарылат.

Жыйымдарды инвестицияга айландыруу механизминин мүнөзү алгач, финанссырынун өнүгүү деңгээлинен көз каранды.

Өнүккөн өлкөлөрдө коммерциялык банктардын финанссылык ортомчулуктагы үлүшү анча чоң эмес. Мисалы, XX кылымдын 80-жылдарынын орто ченинде коммерциялык банктар тарабынан ачка ресурстарынын 35 пайызы бөлүштүрүлгөн болсо, 90-жылдары бул көрсөткүч андан да көп төмөндөгөн. Өткөөл мезгилди баштарынан кечирип жаткан өлкөлөрдө ачка каражаттарын бөлүштүрүүдө бант сектору басымдуулук кылат. Буга биздин республиканы дагы кошсо болот.

Кыргыз Республикасында банк тутумуна өлкөнүн финанссы системасынын бардык активдеринин 80,1 пайызга чейини туура келет.

Коммерциялык банктар Улуттук банктан лицензия альшкан банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерди эске албаганда, кредиттик жана депозиттик рыноктордо дээрлик жалгыз финанссылык институт болуп санаалышат.

Финанссылык ортомчулук функциясын жүзөгө ашыруу менен, коммерциялык банктар орчуундуу финанссылык ресурстарды ийгиликтүү мобилизациялашат жана кайрадан инвестициялашат. Алып көрсөк, банк тутумунун активдери акыркы жылдары (2000-2004-жж.) 12,7 млрд. сомго же 3,5 эседен көбүрөөккө көбөйгөн. Ошондой эле, ИДПга карата активдердин үлүшү 7,2 пайыздан 18,6 пайызга чейин көбөйгөн. Банктардын милдеттенмелеринин дээрлик 4 эсеге жана капиталынын 2,5 эсеге өсүшү (6.1-графикти караңыз) болгон. Банктык ресурстардын көбөйүүсү экономикага берилген кредиттердин көлөмүнүн олуттуу, 6,2 млрд. сомго (274, 7 пайыз) өсүшүнө алып келген.

Кредиттик портфелдин жалпы көлөмүнүн бир кыйла салыштырма салмагы 2004-жылы сооданы кредиттөөгө - 49,2 пайыз жана өнөр жайына 17,7 пайыз туура келген. Курулушка жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууга кредиттер 9,6 пайызды, жеке жаарандарга - 9,0 пайызды, транспортко жана байланышка - 2,3 пайызды, даярдоого / кайрадан иштетүүгө жана айыл чарбасына тиешелүүлүгүнө жаараша 1,4 жана 1,3 пайызды түзгөн (6.2-график).

Эгерде, коммерциялык банктардын кредиттеринин түзүмүн мөөнөттөр боюнча карай турган болсок, анда биз узак мөөнөттүү кредиттердин көлөмү азырынча олуттуу деле эмес экендигин (6.3-график) жана алардын үлүшү 23 пайызды түзө тургандыгын көрөбүз.


Финансы рыногунун өнүгүп жаткан сегменттеринин бири болуп банктык эмес сектор, анын ичинде Улуттук банктан лицензия альшкан банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер жана башка институционалдык катышуучулар саналат (6.4-6.5-график).

*Банктык эмес финанссылык-кредиттик мекемелер* банк сектору менен катар бир кыйла белгилүү ролду ойной баштады. Алар ишкерлердин, фермерлердин өздөрү тарабынан өздөрүнүн күчтөрүн бириктүрүү жана өздөрүнүн иштерин өнүктүрүү боюнча алардын биргелешкен жана жекече долбоорлорун инвестирлөөгө жөндөмдүү болгон кредиттик мекемелерди түзүү аркылуу үшүштүрүлат.


Бул кредиттик мекемелер бүтүндөй айыл чарбасын, өзүнчө тармактарды эмес, райондордогу жана айылдардагы конкреттүү ишкердик структураларды тейлешет. Башкча айтканда, алар жергиликтүү аймактык өнүктүрүүнү тейлешет жана өздөрүн өздөрү башкаруу мүнөзүнө ээ. Кредиттөөнүн бул формасы карыз алуучуларга ыңгайлуу, ылайыктуу жана кредитти жөнөкөйлөтүлгөн схема боюнча алууну сунуштыйт. Ошондуктан, азыркы абалды баалоо жана аларды келечекте колдоо саясатын аныктоо максатында, банктык эмес финанссылык-кредиттик мекемелердин өнүктүрүүгө жана иштерине анализ берүү кызыкчылыгы бар.

2004-жылдын акырына карата банктык эмес финанссылык-кредиттик мекемелердин чогуу алгандагы кредиттик портфелинде КАФКын үлүшү 55,1 пайызды, микрофинанссылык уюмдун үлүшү - 28,3 пайызды, кредиттик союздардын үлүшү - 16,2 пайызды, ломбарддардын үлүшү - 0,4 пайызды түзгөн. Банктык эмес финанссылык-кредиттик мекемелердин


#### 6.1-график. Коммерциялык банктардын активдеринин, милдеттенмелеринин жана капиталынын динамикасы




#### 6.2-график. Коммерциялык банктардын кредиттеринин экономиканын тармактары боюнча түзүмү



#### 6.3-график. Коммерциялык банктардын кредиттеринин мооноттүүлүк боюнча түзүмү



#### 6.4-график. Кыргыз Республикасынын финансы рыногунун түзүмү



**6.5-график. Финансылык рыноктун активдер боюнча түзүмү (фондулук рынокту эсепке алуусуз)**




**6.1-таблица. Камсыздандыруу уюмдарынын иштеринин корсоктүчторунун макроэкономикалык корсоктүчторго карата катышы**

(жылдын акырына)

	2000	2001	2002	2003	2004
Активдер, млн. сом	124,90	132,20	176,20	339,45	335,39
Активдер, ИДПга %-н	0,19	0,18	0,23	0,40	0,36
Камсыз-у тол-н кел түш, млн. сом	149,90	131,10	143,00	154,90	171,08
Камсыз-у тол-н кел, ИДПга %-н	0,23	0,18	0,19	0,18	0,18
Капиталынан баштап камсыз-у тол-мурмакелүүсү, сом	25,45	26,73	35,35	67,39	64,37
Камсызданыруулуп/тол-бер	2,90	1,90	2,30	2,60	5,63

**6.6-график. Банктык эмес финансый кредиттик мекемелердин активдеринин, милдеттенмелеринин жана өздүк капиталынын динамикасы**



активдерди 3 366 млн. сомду же ИДПга карата 3,6 пайызды түзген жана өткөн жылдагыга караганда 39,0 пайызга көбөйгөн. Салыштыруу үчүн: 2001-жылдын акырына карата - чогуу алгандагы активдер 1 260 млн. сомду түзгөн. Өздүк капитал 2001-жылдагыга салыштырмалуу 112,0 пайызга ёскөн. Банктык эмес финансый кредиттик мекемелердин милдеттенмелери 2004-жылдын акырына карата 2 243,1 млн. сомду түзгөн жана 42,8 пайызга ёскөн. Уставдык капитал 2001-2004-жылдары 192 пайызга көбөйгөн (6.6-график).

Кредиттөөнүн мөөнөттөрү боюнча бир кыйла салыштырмалуу салмакты (50,2 пайыз) 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттөгү орто мөөнөттүү кредиттер ээлеген. Кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү кредиттер тиешелүүлүктөрүнө жараша 38,7 жана 11,0 пайызды түзгөн. Узак мөөнөттүү кредиттердин үлүшү банк секторунда деле жокору эмес.

Кредиттердин тармактар боюнча түзүмү мурдагы жылдардагыдай эле, дәэрлик өзгөрүүсүз калган. Кредиттик союздар тарабынан берилген зайдардын 56,7 пайызы айылчарбасына, 25,6 пайызы - соодада, 3,3 пайызы өнөржайында, 3,1 пайызы курулушта жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууда, 1,8 пайызы даярдоодо жана продукцияларды кайрадан иштетүүде жана 8,7 пайызы ишкердиктин, иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрүндө пайдаланылат (6.7-график).

Кредиттик союздардын капиталы жылдан жылга көбөйүүдө жана бул тенденциянын өзү сакталышы шексиз. Республикада кредиттик союздарды өнүктүрүүгө, дал ушулар аркылуу айылчарба азыктарын өндүрүүгө кошумча каржылоо булактарын реалдуу түрдө алууга мүмкүн болгондуктан, абдан көп көнүл бурулуп жатат. Кредиттик союздардын жардамы аркылуу айыл жеринде чакан жана орто ишкердик өнүгүп жатат, айылчарба продукцияларын өндүрүүнүн сыйяктуу эле кайра иштетүүнүн көлөмү өсүп жататат.

Фондулук жана камсыздандыруу рыногу, инвестициялык фонддор ж.б. сегменттерине дыкаттык менен көнүл бурбай коюга болбойт.

Дүйнөлүк финансый рыногунда камсыздандыруу компаниялары, пенсиялык жана ар кандай инвестициялык фонддор акыркы жылдары өсүүгө ээ болуп жатышат. Айрыкча АКШда, ал жерде банктык эмес финансый уюмдардын калктан жалпы тартылган каражаттардагы үлүшү 50 пайызды түзөт. Бул уюмдардын чогуу алгандагы активдери 28 трлн. АКШ долларында бааланат. Алардын инвестицияларынын 90 пайыздан көбүрөөгү фондулук рынокторго бағытталат<sup>22</sup>.

ИДПга карата камсыздандыруу компанияларынын активдери, ошондой эле камсыздандыруу төлөмдөрү 2005-жылдын башына карата тиешелүүлүктөрүнө жараша 0,36 жана 0,18 пайызды түзгөн (6.1-таблица). Камсыздандыруу уюмдарына төлөмдөрдүн келип түшүүлөрү 2001-жылдан 2004-жылга чейинки мезгилдерде 14 пайызга көбөйгөн. Эгерде, 2000-жылды камсыздандыруу төлөмдөрүнөн жан башына 25,45 сом туура келсе, 2004-жылды бул сумма 64,37 сомду (2,5 эсеге көбөйүү) түзгөн.

<sup>22</sup> Александр Мовсесян, Дүйнөлүк финансый системасын өнүктүрүүнүн азыркы тенденциялары.

Біктыярдуу жана милдеттүү камсыздандыруунун орто-сүндагы жалпы бөлүштүрүү төлөмдөр (взнос) боюнча тиешелүүлүгүнө жараша, 10 пайызга Караганда 90 пайызды, төлөп берүүлөр (выплата) боюнча 29 пайызга Караганда 71-пайызды түзгөн.

Жалпы көрсөткүчтөрдүн прогрессивдүү өсүүсүнө Карабастан, Кыргыз Республикасынын улуттук камсыздандыруу рыногу азыркы учурда экономикада маанилүү ролду ойной албайт, анткени ал өнүгүүнүн башталкы этабында гана турат. Ошондуктан, анын банк секторуна салыштырмалуу жыйынтыктары андай деле сезилбейт, ал эми көрсөткүчтөр болсо экономиканын масштабына дагы деле ылайык келе бербейт.

Финансы секторунун дагы бир олуттуу сегменти болуп баалуу кагаздар рыногу саналат. Финансы рыногунун бул сегментин өнүктүрүүгө баа берүү бирдей эмес. Биринчилик рынокко кызыгуу дурус, анын жардамы менен рынокко баалуу кагаздарды жайгаштыруу жүрөт (6.8-график). Жетиштүү түрдө өнүгүп жаткан мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунун алкагында корпоративдик баалуу кагаздар рыногунун чабалдыгы өзгөчө байкаларлык. Ошого Карабастан, рыноктун бул сегментинде ақыркы учурларда олуттуу позитивдүү өзгөрүүлөр дагы байкалган.

Фондулук рынокто лицензиялуу З соода уюштуруучулар аракеттенет, мында Кыргыз Фондулук биржасынын (КФБ) соодасынын көлөмү республикадагы баалуу кагаздарды соодалоонун жалпы көлөмүнүн 86 пайызынан көбүрөөктуү түзгөн.

КФБ иштеген он жыл ичинде анын соода аянында баалуу кагаздар менен 34 145 бүтүм келишилген, алардын суммардык көлөмү 6,3 млрд. сомду түзгөн. Акыркы беш жылда (2000-2004-жж.), келишилген бүтүмдөрдүн санынын азайгандыгына Карабастан, алардын көлөмү сомдук эквивалентте эки эсеге өскөн жана КФБ иштеп жаткан бардык учурда эң жогорку көрсөткүч болуу менен 2 209,3 млн. сомго жеткен (6.9-график).


*Инвестициялык фонддордун иш-аракеттеринин көрсөткүчү алардын республиканын экономикасына карата бир аз таасири жөнүндө көрсөтүп турат. ИДПГа карата инвестициялык фонддордун активдери жана инвестициялары 2004-жылы тиешелүүлүгүнө жараша, 0,016 жана 0,013 пайызды түзгөн. Инвестициялык фонддордун республиканын кирешелерине карата кирешелери дагы өтө төмөн - 0,002%. 2000-2004-жылдар ичинде инвестициялык фонддордун активдүүлүгү төмөндейгөн, бул инвестициялык фонддордун активдеринин, кирешелеринин, ошондой эле инвестициялык салымдарынын төмөндейесү менен тастыкталат (6.2-таблица).*

Фонддордун инвестициялык портфели беш жылдын ичинде 70 пайызга азайшуу менен 2005-жылдын башына карата 11,8 млн. сомду түзгөн. Азайып жаткан активдердин структурасында ресурстарды жайгаштыруунун негизги багыты болуп, узак мөөнөттүү инвестициялар (активдердин структурасында 66,8 пайыз) калган. Мында 2000-жылдагы 32,4 млн. сомдан 2004-жылдагы 9,8 млн. сомго чейин олуттуу түрдө кыскарғандыгы белгиленген. Активдердин структурасындағы кыска мөөнөттүү инвестициялар дагы 2000-2004-жылдардағы 6,8 млн. сомдан 2 млн. сомго чейинки төмөндейе тенденциясына ээ болгон. Бардык активдердин 1/4 жакынды ээлеген ликвиддүү активдер 2,5 эсеге кыскарган. 2003-жылдан тар-


**6.7-график. Кредиттик союздар тарабынан экономиканын тармактарын кредиттоо**



**6.8-график Кыргыз Фондулук биржасындагы сооданын коломунун динамикасы**




**6.9-график. КФБнын биринчилик жана әкинчилик рынокторундагы сооданын коломунун динамикасы**



**6.2-таблица. Инвестициялык фонддордун иштеринин көрсөткүчтөрүнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөргө карата катышы**

(жылдын ақырына)	2000	2001	2002	2003	2004
Активдер, млн. сом	45,2	23,8	21,8	16,1	14,7
Активдер, млн. сом	0,069	0,032	0,029	0,019	0,016
Инвестициялык фондынын көрсөткүчтөрү	5,3	1,1	1,4	1,5	
Инвест. фонд. киреш, ИДПга% м-н	0,007	0,001	0,002	0,002	
Инвест. фонд. инвести., млн. сом	39,2	36,8	14,8	11,2	11,8
Инвест. фонд. инвести., ИДПга% м-н	0,060	0,050	0,020	0,013	0,013
Инвест. фонддордун калыптырылышы	8,0	7,4	3,0	2,2	2,3
жан башынан инвестициялык фондынын көрсөткүчтөрү					

**6.10-график. Финансылык иштердин ИДПга салымы, пайыздар**



тып инвестициялык фонддордун таза пайдасы терс мааниге ээ болгон, бул өздүк каражаттардын азайуусунун себеби болгон. Рентабелдүүлүк көрсөткүчүнүн анча көп эмес мааниси инвестициялык фонддордун иштеринин жетишшээрлик төмөн эффективидүүлүгү жөнүндө айгинелеп турат.

Ошентип, кошумча нарк боюнча чогуу алгандагы ИДП-га карата финанссылык иштин салымын анализдөө менен, финанссылык ортомчулуктун экономикадагы деңгээли бүтүндөй алганда төмөн (6.10-график). Финанссылык рынокто акча ресурстарын мобилизациялоо боюнча сыйктууда эле, аларды экономикага жайгашытруу боюнча дагы алдынкы орун банк секторуна таандык.

Фондулук, инвестициялык жана камсыздандыруу рынокторунун ресурстарды экономикага бөлүштүрүү структурасына карата таасири андай деле олуттуу эмес. Ушуга байланыштуу мамлекеттин камсыздандыруу жана фондулук жана инвестициялык рынокторду өнүктүрүү чөйрөсүндө комплекстүү иш-чараларды өткөрүүсү жакынкы арада ишенимдүү инвесторлорду биздин республиканын финанссылык рыногуна тартууга мүмкүндүк берет, бул туруктуу экономикалык өсүштүү стимулдаштыруу максатында, экономиканын реалдуу секторунда кайра өндүрүүчү процессти кеңейтүүгө алып келет.

## VII. АТАЙЫН КАРАЛУУЧУ МАСЕЛЕЛЕР

### Накталай акча жүгүртүүнү өнүктүрүүн тенденциясы ( Cross Conference -2005 (High Security Printing Conference материалдары боюнча)

2005-жылы Киев шаарында жогорку коргоо басма боюнча эларалык конференция өткөрүлгөн. Конференциянын ишине 26 өлкөдөн 330 делегат катышкан:

- Австриянын, Албаниянын, Болгариянын, Индонезиянын, Казакстандын, Канаданын, Кыргызстандын, Латвиянын, Литванын, Польшанын, Россиянын, Өзбекстандын, Украинанын жана башкалардын борбордук банктарынын өкүлдөрү (14% катышуучу);
- өкмөттүк уюмдардын жана коммерциялык банктардын, ошондой эле Украина Парламентинин өкүлдөрү (7%);
- коммерциялык басма компаниялары (32%);
- корголгон басма үчүн жабдууларды өндүрүүчүлөр (14%),
- корголгон басма үчүн материалдарды өндүрүп чыгаруучулар (27%),
- адистештирилген масс-медианын өкүлдөрү (3%),
- консалтингдик компаниялар (3%).

Конференцияда бардыгы болуп 28 доклад, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Улуттук валютаны өнүктүрүүнүн стратегиялары: келечекке карата ретроспективалар жана пландар" деген темадагы доклады угулду.

Конференция дүйнөдө маалымат технологиялары тездик менен өнүгүп жаткан шартта, саясий жана экономикалык жактан өзгөрүп турган кырдаалдарда корголгон басманын, банкнотторду басып чыгаруу, ошондой эле накталай акчаларды жүгүртүүнүн келечегине арналган.

#### 1. Банкноттордун корголуусу

Эларалык терроризм активдешип жаткан шартта тармакты өнүктүрүүнүн орчуңдуу учурлары болуп, банкноттордун санкцияланбаган кайра басып чыгаруудан корголушун камсыз кылуунун жаңы каражаттарына басым жасоо саналат. Бул планда банкноттордо микропроцессорлорду (микрочиптерди) жайгаштыруу жөнүндө маселе активдүү талкууланууда, бул акча агымдарына жана транзакцияларына сарасеп салууга мүмкүндүк берет.

Банкноттордун коргоо элементтерин өнүктүрүү тенденциялары оптикалык коргоо элементи катары OVI (боек түстөрдүн кубулуп турушу) каражатынын натыйжалуулугун жогорулатуу менен байланыштуу. Ошол эле учурда голографиялык түрдөгү кайра өндүрүп чыгаруу технологияларынын кецири таркальышына байланыштуу голограммалардын коргоолоруна ишенимдүүлүк төмөндөгөн.

Соода автоматтарынын, банкоматтарынын жана депозитарийлеринин таркальышы машина аркылуу окуй ала турган элементтерди субстратка (кагаз аралашмасы, суу белгиси, таганттар), боекко жана прикладдык элементтерге (коргоо булалары, голограммалар ж.б) камтууну талап кылууда.

Украина Улуттук банкынын өкүлүнүн докладында украина гривнясынын, АКШ долларынын жана евронун көзгө көрүнүүчү коргоо элементтеринин эффективдүүлүгүнө баа берилген. Автордун пикири боюнча, орловдук офсеттик басма, булалардын узундугу боюнча түстөрдү өзгөртүүчү орлов эффективи камтылган коргоо булалары (ГОЗНАК өндүрүшү), OVI боегу, микроперфорация жана иридесценттик боек сыйктуу коргоо элементтери боюнча эффективдүүлүк белгиленүүдө. Коргоо элементтеринин эффективдүү иштешинин далилдөө катары, Украинанын аймагында бети ачылган жасалма акчаларда ушул коргоо элементтеринин окшоштуруулуп жасалганы пайдаланылган.

#### 2. Банкноттордун жүгүртүүдө журушунун мөөнөттөрүн көбөйтүү

Банкнотторду өркүндөтүүнүн жаңы багыттары болуп, узак мөөнөттү субстратты издең табуу жана жүгүртүүдөгү акчалардын жогорку сапатында банкноттордун иштетилүү мөөнөттөрүн көбөйтүүнүн ыкмалары саналат. Эки принципиалдуу ыкма бар: атайдын жогорку сапаттуу кагазда басып чыгаруу жана басуудан кийин коргоо катмары менен каптоо. Кыргызстандын накталай акчаларды жүгүртүүсүндө бул эки типтеги банкноттор бар: банкноттордун бир партиясы басуудан кийин коргоочу лактар менен капталган ыкманы колдонуу менен даярдалган, ал эми башкалары тез эскирбөөчү жогорку сапаттагы кагазда басылган. Улуттук банктын адистери тарабынан азыркы учурда эки түрдөгү банкноттордун накталай акча жүгүртүлүшүнүн статистикалык көрсөткүчтөрүнө анализ жана кадимки банкноттук кагазда даярдалган банкноттордун ушуга окшош көрсөткүчтөрү менен салыштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Бул тема Кыргыз Республикасынын Улуттук банкын гана кызыктырбай тургандыгы маалым болууда.

Жүгүртүүнүн шартында ар кандай субстраттарды окуп үйрөнүү менен Европа борбордук банкы дагы алектенүүдө. Россия Федерациясынын Борбордук банкы тарабынан изилдөө уюштурулган, анын максаты болуп, реалдуу жүгүртүүнүн шарттарын лабораторияда моделдештирүү менен бул же тигил фактодун банкноттун эскиришине тийгизген таасирин изилдеп чыгуу жана күпюралардын эскиришинин негизги себептерин аныктоо саналат.

Изилдөө көрсөткөндөй, банкноттордун эскирип калышынын негизги себеби болуп, сыртынан кирдеп калуу саналат. Ошентип, банкнотторду басуудан кийинки коргоо күпюралардын иштетилишинин мөөнөтүн узартууга кызмат кылат. Адистер эки тарааптуу интаглиону пайдалануу банкноттун иштөө мөөнөтүн узартууга гана көмөктөшпөстөн, банкноттун жасалмалуулуктан корголушун көбейтөт.

### 3. Стратегиялык ыкма - ар тарааптуу кароо

Банкноттор - бул жөн басма продукциясы же жөн эле төлөө каражаты эмес. Банкноттор өзүнүн маңызы боюнча искуусство чыгармасы болуп саналат. Саясатташтырылган искуусство. Ошондуктан, банкноттордун дизайннын иштеп чыгуу эстетикалык, технологиялык, финансыйлык жана албетте саясый чөйрөлөрдү ар тарааптуу талкуулоо менен тыгыз байланыштуу.

Улуттук валюта, накталай акчаларды жүгүртүүнү уюштуруу системасы өзгөрүп жаткан тышкы шарттарга ылайык өркүндөтүлүүгө тийиш. Кайсы болбосун, жада калса, эң эле жагымдуу өзгөрүү дагы стратегиялык пландаштыруунун предмети болууга тийиш. Нак акчаларды жүгүртүүдө өзгөрүүлөрдү стратегиялык пландаштыруу эмнени билдириет?

Улуттук валютаны өнүктүрүүнүн стратегиясы төмөндөгү детерминанттарда түзүлүүгө тийиш: 1) өзгөрүүлөрдүн себептери; 2) убактылуу чектер; 3) өзгөрүүлөрдүн субъекттилери. Башка сөз менен айтканда, банкноттордо ЭМНЕ УЧҮН, КАЧАН ЖАНА КАНДАЙ өзгөрүүлөр болуш керектигин аныктоо зарыл.

Пландаштырылган өзгөрүүлөрдүн себептери планды жүзөгө ашыруунун бул же тигил механизмдерин тандап алууга жол көрсөтөт. Банкноттордун жана монеталардын деноминациялык катарын же дизайннын өзгөртүүнүн потенциалдуу себептерин уч топко бөлүүгө болот:

#### 1) саясый

Европа шериктештиги өлкөлөрүндө еврону киргизүү, Иракта жана Афганистанда жаңы динарларды чыгаруу, Непалда король көз жумгандан кийин банкнотту өзгөртүү буга мисал боло алат. Демек, саясый себептер банкноттун дизайннын жана айрым учурда дизайндын өзүнүн концепциясын түп тамырынан бери өзгөртүүнү талап кылат. Анткени улуттук валюта - мамлекеттин жүзү, визиттик карточкасы.

#### 2) экономикалык

Бул себептер акча бирдигин "татаалдаштыруу" экономикалык максатка ылайыктуулугу менен тыгыз байланышта. Алып көрсөк, 2005-жылдын 1-январынан тартып түрк лирасы алты нөлдү жоготкон, ал эми 2005-жылдын 1-июлунда румыния улуттук валютасы -лейди деноминациялоону жүргүздү. Түркиянын Борбордук банкынын эсептөөсү боюнча, накталай акчаларды өндүрүүгө, транспортировкалоого (басып чыгарылган акчаларды өлкөгө алып келүү) жана иргөөгө сарптоолорду кыскартуунун эсебинен жаңы лираны киргизүүнүн экономикалык эффекти жылына 1,5\$ түзөт<sup>23</sup>;

#### 3) технологиялык

Илимий-техникалык революция жана информациялык технологиялардын тездик менен өнүгүүсү банкнотторду стратегиялык пландаштыруу талабын коюда. "Технологиялык атаандашууда потенциалдуу жасалма акча жасоочулардан бир кадам алдыда болуу" деген принципти жетекчиликке алуу менен борбордук банктар банкноттун катарларынын коргоого жана дизайндарынын концепцияларын мезгил-мезгили менен жаңыртып туроолорду тийиш. Интерпол (1997-жылы, Амстердам) эларалык конференциясынын резолюцияларына ылайык, банкнотторду коргоо системасы ар бир 5-7 жылда жаңыртылып туроолорду тийиш, анткени бул учурда коммерциялык алгылыктуу техникалар жана технологиялар жада калса мурда деле көчүрүп алуудан жана санкцияланбаган кайра басып чыгаруудан коргоонун жогорку деңгээлин камсыз кылган элементтерди дагы кайра өндүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кошумчалай алат.

<sup>23</sup> Currency News Vol 3 No1, p.10. The New Turkish Lira - Restoring the Country's Price in its Money.

Улуттук валютанын дизайнына жана коргоо мүнөздөмөлөрүнө тиешелүү чечимдерди кабыл алуу процесси жөнүндө айтпаганда деле, банкнотторду өндүрүү жана басууга чейинки даярдыктар кыйла көп убакытты талап кылат. Ошондуктан, накталай акчаларды жүгүртүүдө өзгөртүүлөрдү пландаштыруу менен, борбордук банктар адегенде, долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн "баштапкы кадамды" туура баалоого тийиш.

Негизинен эки негизги ыкманы бөлүп көрсөтүүгө болот: "эволюциялык" - банкноттордун мүнөздөмөлөрүн акырындык менен жаңыртуу жана "революциялык" - банкноттордун катарларын толук алмаштыруу. Адаттагыдай эле, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр банкноттордун катарын кардиналдуу өзгөртүүнү талап кылат, анткени банкноттордун жасалмаулуктан корголушун күчтүү эволюциялык жол менен дагы жүзөгө ашырылат. Кыргызстан банкноттордун катарын толук алмаштыруу сыйктуу эле, улуттук валютаны акырындык менен өркүндөтүү боюнча дагы тажрыйбага ээ.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Экономикалык реформа жана өз алдынча экономикалык саясатты жүргүзүү жөнүндө Программаны андан ары жүзөгө ашыруу үчүн улуттук валютаны киргизүүнүн зарылчылыгы жөнүндө сунуштуна ылайык, Кыргызстан Республикасынын Жогорку Совети тарабынан 1993-жылы "Улуттук валютаны киргизүү жөнүндө" тарыхый токтому чыккан, мындан 12 жыл илгери улуттук валюта кабыл алынган учур Кыргызстан үчүн революциялык өзгөрүү болду десек болот. 1993-жылы 10-майда эрте мененки saat 4.00дө кыргыз сому жүгүртүүгө чыгарылган жана Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөө каражаты болуп калган. Сом менен рубль 1993-жылдын 10-майынан 14-майына чейин бирдей жүгүртүлгөн. 1993-жылы 14-майда кечки saat 6.00 сом республиканын аймагында бирден бир жалгыз мыйзамдуу төлөө каражаты болуп калган.

Улуттук валютаны өркүндөтүү этаптык стратегия боюнча жүзөгө ашырылган:

- 1993-жылы биринчи жолу кыргыз банкноттору пайда болгон ("өткөөл мезгилдеги акчалар", буларды кыска мөөнөттө жана аз сарптоолор менен даярдан чыгаруу зарыл болгон). 1995-жылдан баштап биринчи чыгарылыштагы банкнотторду жүгүртүүдөн акырындык менен алыш чыгуу ыкмасы колдонулган (коммерциялык банктардан кассалардын артуусунан келип түшкөн, биринчи чыгарылыштагы банкноттор экинчи чыгарылыштагы банкнотторго алмашылган).

- 1994-жылы жүгүртүүгө "турукташуу мезгилинин банкноттору" чыгарылган, алар өтө жогору болбогон баа менен коргоо элементтерин акылга сыйярлык айкалыштыруу принцибине жооп берген.

- 1997-жылы жогорку деңгээлдеги коргоо мүнөзүнө ээ болгон кийинки сериядагы биринчи банкноттор чыгарылган. Бул сериянын калган номиналдынчыгы банкнотторун жүгүртүүгө чыгаруу банкноттун бул же тигил номиналдагы запастарын толуктоо зарылчылыгынын келип чыгышына ылайык, акырындык менен жүзөгө ашырылган.

Дизайндын жана коргоонун концепцияларына ылайык, үчүнчү муундагы банкноттордун сериясы көчүрүп алуу жана полиграфия техникаларын өнүктүрүүнүн заманбап деңгээлине жооп берген жасалмаулуктан ишенимдүү коргогудай сапатка ээ болууга тийиш. Концепциянын орчуундуу учурлары болуп төмөндөгүлөр саналат:

- банкнотторду Кыргызстандын улуттук өзгөчөлүгүн жана тарыхый-маданий салттарын чагылдыруучу эстетикалык дизайны менен жасалма банкноттордон натыйжалуу коргоону айкалыштырууга мүмкүндүк берген комплекстүү ыкма;

- банкнотторду коргоо деңгээлинин көчүрүүчү жана полиграфиялык техникалардын өнүгүү деңгээлине ылайык келүүсү;

- банкнотторду жасалма банкноттордон үч деңгээлде коргоо, ал банкноттордун аныктыгын аркандай үч деңгээлде текшерүү мүмкүндүгүн камсыз кылат:

- калкка - көмөкчү жабдууларсыз;
- касса кызматкерлерине - жөнөкөй детекторлордун жардамы менен;
- борбордук банктын адистерине - атайын куралдардын жардамы менен
- банкноттордун автоматтык түрдө иргелүүгө ылайыктуулугу;
- жөндүү баадагы оптималдуу сапат.

Бул концепцияга ылайык даярдалып чыгарылган банкноттор биринчи кезекте, пайдалануучулардын бардык категорияларына ыңгайлуу болууга тийиш. Банкноттор анын номиналын жакшылап тааныш билүүнү жөнүлдөтүүчү жекече чен-өлчөмдөргө ээ, жекече суу белгилери жасалма жол менен чыгарууну кыйындаат. Өзүнө таандык болгон түстөр, атайын элементтер көзү начар көргөн адамдардын банкноттун наркын аныктай алуусуна көмөктөштөт, ошондой эле коргооонун башка дагы элементтери бар.

Экинчи чыгарылыштагы банкнотторду даярдоодо пайдаланылган коргоо элементтерине кошумча, үчүнчү муундагы банкноттор 17ден ашык жаңы жана өркүндөтүлгөн коргоо элементтерин камтыйт.

Бирок, илимдин жана техниканын өнүгүүсү банкноттордун коргоочу жана пайдаланылуучу мүнөздөмөлөрүн дайыма өркүндөтүүнү талап кылат. Терс эле эмес, он маанайда деле болсун, ал кайсы өзгөрүүлөр алдын ала кылдат даярдыкты, ал эми чечимдер болсо - эмоционалдык эмес, рационалдуу ыкмандык талап кылат. Бул жарапандык ансезим, мамлекеттик символдор жана улуттук валютаны камтыган тармактар жөнүндө сөз болгондо өтө маанилүү.

*4. Накталай акчаларды иргөөгө сартоолорду үнөмдөө - рационалдуу ыкма*

Рационалдуу чечим бир катар критерийлерди жана альтернативалуу мүмкүндүктүн наркын түшүнүү менен кабыл алынган оптимальдуу варианты негиздүү тандоону комплекстүү кароону билдирет. Алыш көрсөк, долбоорго нарктык баа берүү банкнотторду өндүрүүнүн наркына эле эмес, аларды өндүрүүгө, транспортировкалоого, иргөөгө карата сартоолордун негизинде жүргүзүлүүгө тишиш. Банкноттордун наркы сиз жүгүртүү циклынын кайсы жеринде экендигиңиз менен да аныталат. Башка сөз менен айтканда, керектөөчүлөр үчүн купюра сатып алуу жөндөмдүүлүгү жөнүндө жана аларды бул купюралар аркылуу алмаштырууга мүмкүн болгон товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн ошол саны жөнүндө маалыматты алыш жүрүүчү гана болуп саналат. Чекене соода жүргүзүүчү ишканалар үчүн ар бир купюра касса кызматкерлеринин эмгек ақыларына төлөөгө, кассалык аппараттарды сатып алууга, кассирлердин иш ордуларын уюштурууга кошумча чыгымдар менен байланыштуу. Коммерциялык банк үчүн бул чыгымдар олуттуу түрдө көбөйөт - накталай акча ағымдары бир кыйла татаал жабдууларды, көп сандаган ошондой эле, бири биринен обочо турган иш орундарын талап кылат, демек, баалуулуктарды жана транспорттук чыгымдарды инкасациялоо зарылдыгы орун алат. Борбордук банктын сартоолоруу банкнотторду басып чыгаруунун, сактоонун жана жок кылуунун наркына дагы көбөйөт. Европа Борбордук банкынын Төлөө комитети накталай акчаларды иргөөгө жылдык сартоолорду 50 миллиард евро өлчөмүндө баалайт, бул ИДПнын 0,4%-0,6% түзөт, анын үстүнө 37 миллиард евро банктардын сартоолоруна туура келсе, ал эми 13 миллиард евро чарба жүргүзүүчү субъектилердин сартоолорун түзөт. Ошондуктан, накталай акчаларды жүгүртүүнү төлөө системасынын катышуучуларынын - борбордук банктын, чекене соода ишканаларынын же коммерциялык банктардын биринин гана эмес, бүтүндөй өлкө боюнча накталай акчаларды жүгүртүүнүн бардык субъектилеринин накталай акчаларын өндүрүүгө жана иргөөгө чыгымдарды минималдаштыра тургандай уюштуруу өтө маанилүү. Айрым өлкөлөрдө буга накталай акчаларды иргөөгө жана инкасациялоого адистешкен жана мындай кызматтарды коммерциялык банктарга акы төлөтүү менен көрсөткөн ишканаларды түзүү менен көмөктөшөт. Бул коммерциялык банктарга персоналдарга, ошондой эле банкнотторду жана монеталарды транспортировкалоого жана таңычактоого жана накталай акчаларды иргөө үчүн жабдууларга өздүк чыгымдарын азайтууга мүмкүндүк берет. Мисалга алсак: тынындык номиналды гана таңычактоого карата Улуттук банктын жылдык сартоолору 52 миң сомдон ашыкты түзөт.

Жалпысынан, азыркы учурда акчаларды айланышыруунун эволюциясы эки тенденциянын таасири астында жүзөгө ашырылууда - (1) чекене соодада сыйкаттуу эле, банк секторунда дагы автоматшатырылган кассалык кызмат көрсөтүүлөрдү кенири таркатуу (соода автоматтарын, банкоматтарды жана депозитарийлерди жайылтуу) жана (2) накталай акчаларды иргөө боюнча операциялардын аутсорсинги. Борбордук банктар банкнотторду иргөөгө өздөрүнүн катышууларын банкноттордун-тыйындардын катарын түзүү, өндүрүү жана жок кылуу принциптерин аныктоо менен гана чектелүү жана коммерциялык банктар жана ортомчу ишканалар (инкассатор фирмалары, кассалык борборлор) тарабынан жүзөгө ашырылуучу иргөө жана алмаштыруу функцияларына ишенүү аркылуу азайтып келет. Демек, өзгөрүүлөр банкнотторго коюлуучу талаптарга дагы таасир этет. Банкноттордун жана монеталардын аныктыгын машина аркылуу гана окула турган белгилеринин зор мааниге ээ экендиги өсүүдө. Ошондуктан, банкноттордун дизайннын жана коргоо концепцияларын өзгөртүү да зарыл.